

**АКБАР БАХРАМОВ  
ШАВКАТ ШАРИПОВ  
МАНЗУРА НАБИЕВА**

# **ТАБИЯТ ТААНУУ**

**Жалпы орто билим берүүчү мектептердин  
4-классы үчүн окуу китеби**

*Өзбекстан Республикасынын Элге билим берүү  
министрлиги бекиткен*

**Төртүнчү басылышы**



**«SHARQ» БАСМА ПОЛИГРАФИЯЛЫҚ  
АКЦИОНЕРДИК КОМПАНИЯСЫНЫН  
БАШКЫ РЕДАКЦИЯСЫ  
ТАШКЕНТ–2017**

УО'К 502.2.(075) 372.85

КВК 20.1ya71

В 43

### Жооптуу редакторлор:

Ө.Пратов – биология илимдеринин доктору, профессор,

Өзбекстан Республикасындагы Илимий ишмер;

А.Каюмов – география илимдеринин доктору, профессор.

### Рецензенттер:

**Н.Ахмедова** – Республикалык Билим берүү борборунун  
«Башталгыч билим берүү» бөлүмү башчысы;

**Х.Саттарова** – Низамий атындағы ТМПУ окутуучусу;

**М.Халхожаева** – Ташкент шаар Мирабад районундагы  
110-мектептин башталгыч класс мугалими.

**В. Федерко** – Ташкент шаар Алмазар району  
233-мектептин география мугалими

### Шарттуу белгилер:



Суроолорго жооп тап



Практикалык ишти аткар



Тапшырманы аткар



Сабактын аягы

**Республикалык максаттуу китеп фонду  
каражаттары эсебинен басылды.**

**ISBN 978-9943-26-661-2**

© **Бахрамов А.Д.**, Шарипов Ш., Набиева М.

© «SHARQ» БПАК Башкы редакциясы, 2011, 2015, 2017.  
Кыргызча көртмосу, 2011, 2015, 2017.

## КИРИШҮҮ

Жайкы каникулда жыргап эс алдың. Жай өзүнө мүнөздүү ажайып мезгил болуп саналат. Жайда күндөр узун, ал эми түндөр кысса болот. Күндүн нурлары өлкөбүз аймагына тигирээк түшөт. Ошондуктан күндөр ысык, асман булутсуз болот.


Жай – балдардын эң сүйүктүү мезгили. Жайда сен теңкурларың менен ойнойсун, чөмүлөсүн, жайкы жемиштерден жеп тоюнасың.

Жайда талаа жана бактарда жумуштар кызуу түс алат. Эгиндердин асты жумшартылат, жер семиркич салынат, сугарылат, зыяндуу курт-кумурскалардан тазаланат. Курт-кумурскаларды жок кылууда жылкычы чымчык, торгой, чыйырчык, чабалекей, таранчы сыяктуу канаттуулар чоң жардам берет.

Короо жана талаадагы эгиндер дүркүрөп өсөт. Жайдын ортолорунда гозолор гүлдөйт, буудайлар бышат. Бул мезгилде бир-бирден капуста, картошка, бадыран, помидор, сабиз, пияз сыяктуу жашылчалар жетилет. Талааларда таттуу дарбыз-коондор бышат. Талаа эгиндеринин түшүмүн жыйноого кызуу киришилет.

Жайда бактарда да жумуштар көбөйөт. Дарак жана жүзүмдөгү зыяндуу курт-кумурскаларга каршы дары себилет. Алардын асты жумшартылат жана сугарылат. Жүзүм бутактары маал-маалы менен





**1-сүрөт.** 1 – тоодогу каврактар; 2 – тоо жанбоорундагы бадам; 3 – чөлдөгү сөксөөлдөр; 4 – талаадагы эремурустар; 5 – тоо токою; 6 – тоо дарыясы.

кесип турулат. Күндүн ысығында кезеги менен өрүк, алча, шабдаалы, алма, алмурут, жүзүм сыйактуу мөмө-жемиштер бышат. Алардын түшүмү эл дасторконуна тартылат.

Үй жаныбарлары – кой, эчки, жылкы жана бодо малдар жай бою жайлоолордо багылат. Чарбачылар калкты эт жана сүт продукциялары менен камсыздайт.

Өлкөбүздүн табияты абдан кооз (1-сүрөт). Мамлекетибиздин күн чыгыш тарабын бийик тоолор ээлegen. Бийик тоо чокуларындагы карлар жайда да эрип бүтпөйт. Бул мезгилде тоо жанбоорлорунун табияты жашыл түскө чүмкөнөт. Бул жайлар өзүнүн



**2-сүрөт.** 1 – күрәң аюу; 2 – тоо эчкиси; 3 – сасык күзөн; 4 – илегилек; 5 – көпөлөк; 6 – кыргый.

кооз табияты, таза абасы, тунук суулары менен кишилерди өзүнө тартат.

Өлкөбүздүн табияты жаныбарлар дүйнөсү менен да бай. Тоолордо, чөлдөрдө, токойлордо, дарыя жана көл жээктериnde ар түрдүү жаныбарлар жашашат (2-сүрөт).

Тоолордон баштала турган суусу мол дарыялар элди, бак жана талааларды суу менен камсыздайт.

Тоолордун арасында көптөгөн кыштактар жайгашкан. Бул жерлердин табияты өзгөчө болот. Табияты кооз тоо жанбоорлорунда эс алуу жайлары жана санаторийлер курулган. Эс алуу жайы жана санаторийдегилер үчүн ажайып тоо абасы жана тунук суулар дабаа болот.



Өлкөбүздөгү шаарлардын көрүнүшү да кишини өзүнө тартат. Шаарлар жылдан жылга кооздошуп барууда. Бири-биринен көркөм жана салабаттуу имараттардын курулушу менен бирге көптөгөн сейил бактар да курулду. Шаар жана кыштактарда жашылдандыруу жана абат кылуу иштерине өзгөчө көнүл бурулуп келүүдө. Ар жылы эрте жазда ашар жолу менен жол четтерине, имараттардын айланасына көптөгөн декоративдүү дарак көчөттөрү эгилет.

Сен 4-класс «Табият таануу» сабактарында баштап космос менен, андан соң өлкөбүздөгү чөлтоолор, токойлор, дарыя көлдөрдүн табияты менен таанышасың. Табияттын түркүн-түстүүлүгүн билип алганындан соң, Мекенибиз бойлоп саякат кылабыз. Мында мамлекетибиздеги ар бир облус, Ташкент шаары жана Каракалпакстан Республикасынын табиятын үйрөнөсүң.



1. Жай мезгили башка мезгилдерден эмнеси менен айырмаланат?
2. Жайда талаа жана бактарда кандай өзгөрүүлөр болот?
3. Ўй жаныбарлары каерде багылат? Алар адамдарга кандай пайда келтириет?
4. 2-сүрөттө кандай жаныбарлар сүрөттөлгөн?
5. Өлкөбүздүн кооз табияты жөнүндө сүйлөп бер.



Жайда кургатылган өсүмдүктөрдөн гербариј даярда.



## ЖЕР – КҮН СИСТЕМАСЫНДАГЫ ПЛАНЕТА



### ЖЫЛДЫЗДАР. КҮН

#### Жылдыздар асман

Тұндесу асманда әсеп жеткис жылдыздар көрүнөт. Жылдыздар бизге кичинекей болуп көрүнсө да, чындығында алардың ар бири өтө чоң болот.

**Жылдыз бизден абдан алыста оттой болуп күйүп турған шар формасындағы чоң асман телосу болуп саналат.**

Жылдыздардың бизден канчалық алыста әкендин гин элестетип көрөлү. Алардан таралып жаткан нурлар 1 секундда 300000 км аралыкты басып өтөт. Нурдун ылдамдығы ушунчалық чоң болсо да, эң жакын жылдыздың нуру бизге 4 жылда жетип келет. Көрүнүп турған кәэ бир жылдыздардың нуру бизге жетип келүүсү үчүн болсо 100 жылдан көп убакыт кетет.

Эгерде күнт коюп байкаган болсон, жылдыздар түркүн түстүү болот. Айрым жылдыздар ағыш же көгүш болот. Алар эң ысық жылдыздар болуп саналат. Мындаидардың сыртындағы температура  $+10000^{\circ}\text{C}$  тан  $+100000^{\circ}\text{C}$  ка чейин болот.





Мырзы Улукбек.

Булутсуз түндө 3000 ге чейин жылдызды көре алышыбыз мүмкүн. Көрүнө турган жылдыздардын артында сан жеткис жылдыздар бар.

Окумуштуулар эзелтеден жылдыздарды изилдөөгө кызыгышкан. Мисалы, улуу окумуштуу **Мырза Улукбек** (1394–1449) жылдыздарды үйрөнүү үчүн Самарканда атайын курулма – обсерватория курдурган. Обсерваториядагы аспаптар жардамындагы текшерүүлөр натыйжасында жылдыздардын жайгашуу жадыбалын түзгөн. Изилдөө натыйжаларын чогултуп, өзүнчө китеп кылып жазып калтырган. Улукбектин бул китебинде 1018 жылдыз жөнүндө жазылган. Китеpte берилген жылдыздар жөнүндөгү маалыматтар бүгүнкү күндө да соң мааниге ээ.

### Күн – эң жакын жылдыз

Күн ар күнү эрте таңда Жер бетинин бир жагынан чыгып, күнү бою асман күмбөзүндө жүрөт. Кечинде карама-каршы жакка батат. Кудум, Жер шары бир жерде туруп, Күн Жердин айланасында айланып жаткандай болот.





**3-сүрөт.** Жер Күндүн айланасында айланат.



**4-сүрөт.** Күндүн түзүлүшү.

Чындығында Күн Жерге салыштырмалуу бир орунда турат. Жер болсо Күндүн айланасында айланат (3-сүрөт).

Күндүн диаметри Жер шарыныкынан 109 эсे чоң. Күндүн массасы болсо Жердикине караганда 330 000 эсе чоң. Эгерде Күндүн чоңдугун топтой десек, анда Жердин чоңдугун машка окшотуу мүмкүн деп элестет.

Күн түндөсү нур таратып турган асмандағы жылдыздардын бири болуп саналат. Жылдыздар кандай абалда болсо, Күн да ошондой абалда болот. Күн сары түстүү орточо чоңдуктагы жылдыз (4-сүрөт).

Жылдыздар бизден өтө алыста болгондуктан, алардын нуру Жерге жетип келгенге чейин ондогон жыл убакыт кетет. Күн нуру болсо Жерге 8 минутада жетип келет. Көрүп турганындей, түндөсү көрүнүп турган жылдыздарга караганда Күн бизге абдан жакын экен.





**5-сүрөт.** Ракета Күнгө 5 айда жетип барышы мүмкүн.

### **Күн – бизге эң жакын болгон жылдыз болуп саналат.**

Күндүн ядросунда, тактап айтканда борборунда температура  $+14000000^{\circ}\text{C}$  тан жогору болот. Сыртты көздөй температурасы төмөндөп барат. Күндүн сыртындағы температура  $+6000^{\circ}\text{C}$  тегерегинде болот.

Жерден Күнгө чейинки болгон аралық 150 000 000 км ге жакын. Күндүн бизден канчалық алыс экендингін элестетип көрөлү. Мисалы секундуна 12 километрден жол баса турган тез учуучу ракета Жерден Күнду карай жол алган болсун. Бул ракета Күнгө жетип барғанга чейин дәэрлик 5 ай убакыт кетмек (5-сүрөт).



Топту алып, аны Жер шары деп элестет. Күндүн диаметри топтукуна салыштырмалуу канча болушун айт.



## Күн – Жердеги жашоонун булагы

Күн чексиз ааламга тынымсыз жарық таратып турат. Бул жарыктын бир бөлүгү гана Жерге келет. Жердеги бүткүл тириү табият – өсүмдүк жана жаныбарлар, о.э. адамзат Күндүн нурлары себеп жашап жатат.

Элестетип көрөлү, Күн кокустан жок болуп калсын. Анда Жерде кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Оболу бардык жерди коюу караңгылык каптап алат. Асмандағы Айдын жрыгы да жоголот. Анткени Ай өзүнөн жарық чыгарбайт, ал болгону Күндүн нурларын бизге күзгү сымал чагылтат. Күндүн нурусуз Жердин бети бат эле муздал кетмек. Бардык жерди кар-муздар каптап калмак. Дарыя жана арыктардагы, жадагалса водопроводдогу суулар да токтоп калмак. Кыскасы, айлананын баарын коркунучтуу караңгылык басып, кычыраган суук ээлемек. Күндүн жарыгысыз өсүмдүктөр да өсмөк эмес, жаныбарлар да жашай албайт болчу. Мөмө-жемиштер, тамак-аштар да болбойт эле. Ошондуктан да, Күн – Жердеги жашоонун булагы, деш мүмкүн.



**Таяныч сөздөр:** жылдыз, асман телосу, обсерватория, Күн.



1. Жылдыз деген эмне?
2. Жылдыздар бири-биринен кандай айырмаланат?
3. Эмне үчүн «Күн – эң жакын жылдыз» дейилет?
4. Күндүн диаметри жана массасын Жер шары менен салыштыр.
5. Эмне үчүн «Күн – Жердеги жашоонун булагы» дейилет?




## ПЛАНЕТАЛАР

### Күн системасы

Күндүн айланасында планеталар, кометалар, метеорлор жана башка асман телолору айланып жүрөт (6-сүрөт).

**Күн жана анын айланасында айланып жүрүчү бардык асман телолору биригип Күн системасын түзөт.**



**6-сүрөт.** Күн системасындағы планеталар.

Түндөсү кәэде күңүрт «жылдызы»дын башка жылдыздардын арасында жылып жатканын же сейилдеп жүргөнүн байкоого болот. Мындай асман телосу чындығында жылдыз эмес, планета болуп саналат.



## Күн системасындагы ири асман телолору планеталар деп аталат.

Планеталар өзүнөн нур таратпайт. Биз планеталардан чагылып жаткан Күн нурларын гана көрөбүз.

**Күндүн айланасында 8 планета айланып жүрөт. Алар төмөнкүчө аталат: Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран жана Нептун.**

Ар бир планета өз орбитасына ээ. Планетаның орбитасы, бул – Күндүн айланасындагы планетаның кыймыл жолу. Ар бир планетаның орбитасы 6-сүрөттө айланып менен көрсөтүлгөн.

Планеталар чоң-кичинелиги, Күндөн алыш-жакындығы менен бири-биринен айырмаланат.

### Кичи планеталар

#### Меркурий

Планеталардын эң кичинеси Меркурий болуп эсептелет. Анын диаметри Жерге салыштырмалуу 3 эсе кичине. Меркурий күндүн айланасында 88 күндө бир жолу айланып чыгат. Сыртында топурак жок, таш жана кумдардан турат. Майда асман телолорунун тынымсыз түшө берүүсүнөн бети ойдуң-чуңкур болуп кеткен. Меркурийдин сыртында аба жана суу жок. Жашоо-тиричиликтин эч кандай белгиси жок. Меркурийдин бетинде температура күндүзү +430°C, ал эми түндөсү -160°C тегерегинде болот.



## Венера

Венера планетасы Жерден бир аз кичине. Күндүн айланасын 225 күндө бир жолу айланып чыгат. Планетаны каптаган газдар жана булуттар күндүн нурларын жакшы кайтаруусунун натыйжасында түндөсү бизге ал жылдыз сыйяктуу жаркырап көрүнөт. Жадагалса, эрте таңда жылдыздар көрүнбөй калганда да Венера жаркырап турат. Ошондуктан да байыртада аны Чолпон жылдызы, «Таң жылдызы» деп аташкан. Арабчада «zuhro» сөзү «таң» деген маанини билдирет.

Планетанын бетинде вулкандардын атылуусунан тоолор пайда болгон. Планетанын бетинде температура күндүзү  $+470^{\circ}\text{C}$  ка чейин, түндөсү  $+20^{\circ}\text{C}$  ка чейин болот. Венерада жашоо жок.

## Жер

Биз жашай турган Жер шары да күндүн тегерегинде айланып жүрүүчү планеталардан болуп саналат. Планетабыз Күндүн айланасын 365 күн 6 saatta бир жолу айланып чыгат. Күн системасындагы 8 планетадан Жерде гана жашоо бар. Биздин планетабызда гана жашоо үчүн шарт бар.

Жер жана башка планеталардын айланасында да асман телолору айланып жүрөт.

**Планетанын тегерегинде дайыма айланып жүре турган ири асман телосу табигый жолдош деп аталат.**

Планеталардан Меркурий жана Венеранын табигый жолдошу жок. Башка бардык планеталардын



табигый жолдошу бар. Жердин бир гана табигый жолдошу бар. Бул – **Ай** болуп саналат.

## Марс

Марстын диаметри Жердикинен 2 эсе кичине. Марс Жерге салыштырмалуу Кундөн алыс болгон планеталардан бириңчиси. Планета Күндү 687 суткада бир жолу айланып чыгат. Марс планетасы сейрек көмүр кычкыл газы жана башка газдар менен курчалган. Бул газдардан чагылган Күн нурлары бизге кандын түсүнө жакын кызғыш түстө көрүнөт. Ошондуктан байыртада Марсты «Согуштун кудайы» деп аташкан.

Марстын сырты таш жана күмдар менен капталган. Планетада температура күндүзү  $+17^{\circ}\text{C}$  ка чейин, түнү  $-100^{\circ}\text{C}$  ка чейин болот.

Марс планетасынын 2 табигый жолдошу бар.

Марстан тонгон суу бөлүктөрү табылган. бирок бул планетада да жашоо жоктугу аныкталган.

## Чоң планеталар

### Юпитер

Юпитер эң чоң планета болуп саналат. Күндүн айланасын 12 жылда бир жолу айланып чыгат. Анын диаметри Жердикине салыштырмалуу 11 эсе чоң. Бул планета чоң болсо да, анын сыртында тоолор жана ойдуңдар жок. Анткени анын сыртында негизинен суюк абалда болуп, дээрлик суутек жана гелий газдары менен курчалган. Юпитердин бетинде температура күндүз күнү да суук болуп,  $-100^{\circ}\text{C}$  ка чейин төмөндөйт.

Юпитердин 67 табыгый жолдошу бар.



## Сатурн

Сатурн планетасы да чоң. Ал Юпитерден бир аз эле кичине. Күндүн айланасын бир жолу айланып чыгуусу үчүн 30 жылга жакын убакыт кетет.

Сатурн шакектүү планета болуп саналат. Анын шакектери түрдүү катуу телолор жана чаңдардан турат. Бети суюк абалдагы заттардан түзүлгөн. Аны суутек, гелий, метан сыйктуу газдар курчап турат. Сыртындагы орточо температура  $-180^{\circ}\text{C}$  тун тегерегинде болот. Сатурндуң 60 табигый жолдошу бар.

## Уран

Уран планетасынын диаметри Жердикине салыштырмалуу 3 эсे чоң. Бирок Жерден өтө алыста болгондуктан, бул планетаны көрүүгө болбайт. Бул жана андан алыстагы Нептун планетасын атайын аспаптын жардамында гана көрүүгө болот. Күндүн айланасын 84 жылда бир жолу айланып чыгат. Планетанын бети тоңгон заттардан турат. Сырты суутек, гелий, метан сыйктуу газдар менен капталган. Планетанын бетиндеги орточо температура  $-210^{\circ}\text{C}$  ту түзөт. Уран планетасынын 27 табигый жолдошу бар.

## Нептун

Нептун планетасы Уран планетасынан бир аз чоң. Күндүн айланасын 168 жылда бир жолу айланып чыгат. Планетанын сырты суюк абалдагы заттардан турат. Сыртын суутек, гелий, метан сыйктуу газдар курчап турат. Нептундуң бетиндеги температура  $-200^{\circ}\text{C}$  тегерегинде болот. Нептун планетасынын 13 табигый жолдошу бар.





**Таяныч сөздөр:** Күн системасы, планета, орбита, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, табигый жолдош.



1. Күн системасын кандай асман телолору түзөт?
2. Планета деген әмне? Ал кандай маанини билдириет?
3. Табигый жолдош деген әмне? Жердин канча табигый жолдошу бар?
4. Ар бир планета жөнүндө айтып бер.
5. Планеталардын ичинде эң суук планета кайсы?



6-сүрөттө берилген Күн системасын дептериңе сыз жана планеталардын аттарын жаз.



## КҮН СИСТЕМАСЫНДАГЫ БАШКА АСМАН ТЕЛОЛОРУ

### Кометалар

Тұндесу жылдыздардын арасында «баш» жана ага әэрчиғен «куйрук»тан турған асман телолорун байкоо мүмкүн (7-сүрөт).

**«Баш» жана «куйрук»тан турған Күн системасындағы асман телосу «Комета» деп аталат.**

Кометанын башы катуу абалдагы таш, темир жана башка заттардан, куйругу болсо газ жана чандардан турат. Башынын диаметри бир нече километр, куйругунун узундугу болсо бир нече миллион километрге чейин болот.



Кометалардын арасында узундугу 200 миллион километрден ашуун, б.а. Жерден Күнгө чейин болгон аралықтан да чоң болгондору бар.

Кометалар Күндүн айланасында планеталар сыйктуу белгилүү бир орбита боюнча айланып жүрбөйт. Алар планеталардын орбитасын кесип өтүп, кээде Күнгө жакындашат, кээде алыстайт. Мисалы, чоң кометанын башы Венера планетасынын алдында болсо, куйругунун учу Марс планетасынын жанында болушу мүмкүн. Күн системасында минден ашуун кометалар бар. Кээде планеталар өз жолунда кометанын куйругунун арасынан өтөт.

Кометалардын куйругун Жер планетасы да кесип өтүшү мүмкүн. Эгерде ушундай кубулуш болсо, кометанын куйругун түзгөн газ жана чандар Жер шарын курчап турган абада жок болуп кетет.

Бизге соңку 200 жыл ичинде кометалар Жер менен эки жолу туш келгени маалым. Эки абалда да кометалардын куйругу Жер шарын кесип өткөн. Бирок Жер шары зыян көрбөгөн.

Эгерде кометанын башы Жер шарына жакын-



**7-сүрөт.** Комета.



дашса, андагы таш жана темирлер абада эрип кетет. Себеби кометанын башы Жерге өтө чоң ылдамдық менен жакындашып жатканда абада эрип кетет.

**Жерди курчап турган аба бизди кометалардан коргоп турат.**

### Астероиддер

Күн системасында планеталар жана кометалардан сырткары, сан жеткис «тентиген таштар» б.а. астероиддер бар. Жер шарынын айланасында өтө көп «тентиген таштар» планетабыз менен жанаша Күндүн айланасында айланып жүрөт. Алардын айрымдары планетабызга жакындашканда, Жер шары аларды өзүнө тартат. Өтө чоң ылдамдық менен Жердин бетине учуп келе жаткан мындай «тентиген таштар» абада қүйө баштайт (8-сүрөт).



7-сүрөт. Астероид.

### Метеорлор жана метеоиттер

«Метеор» сөзү «асман кубулушу» деген маанини билдириет. Асманда метеорлорду, б.а. айтканда «учуучу жылдыздар»ды ар түндө көрүү мүмкүн. Дээрлик бардык метеорлор Жер бетине жетип келбестен қуйуп бүтөт.

**Абада қүйүп, жарық из калтыра турган асман телосу метеор деп аталат.**



Метеорлор кээде гана күйүп бүтпөстөн Жер бетине да түшөт.

**Жерге келип түшкөн метеорлор метеориттер деп аталат.**

Метеориттер адатта бир нече килограммдан бир нече тоннага чейин болот. Алар негизинен таш, темир жана башка заттардан турат.

Эгерде Жердин бетин аба курчап турбаганда, планетабызга ар күнү миндеген метеорлор түшүп шаар жана кыштактарды кыйратып, Жер жүзүндөгү жашоо-тиричиликті изден чыгармак.

**Жерди курчап турган аба бизди метеорлордон коргоп турат.**

### Космонавтиканың кыскача тарыхы, практикалық милдеттери

Космонавтика грекче – Жер атмосферасынан сырттагы мейкиндикти космостук аппараттардын (9-сүрөт) жардамында текшерүү менен алектенүүчү илим жана тажрыйба тармагы.

Космонавтика 20-кылымдын баштарынан өнүгө баштаган. 1957-жылы 4-октябрь күнү Жердин биринчи жасалма жолдошу учурулду.

1961-жылы 12-апрель күнү болсо космоско биринчи адам учту. Орус космонавты Ю.А.Гагарин «Восток-1» аба кемесинде Жердин айланасын 108 минуттун ичинде айланып учкан.

1969-жылы америкалық Н. Армстронг жана Е.Олдрин «Апол-ло-11» аба кемесинде Айга конгон.

Өткөн мезгил ичинде бир канча мамлекеттер



тарабынан жүздөгөн аба кемелери учурулуп, Күн системасындагы планеталар жана алардың жолдоштору үйрөнүлдү. Ошондой эле, Күн системасынан сырттагы, өтө алыстагы асман телолору да үйрөнүлүп, көптөгөн ачылыштар жасалууда.

Азыркы мезгилде Жердин жасалма жолдоштору аркылуу тоолордо, токойлордо чөлдөрдө болуп жаткан түрдүү табигый жарайндар үйрөнүлүүдө. Ошондой эле, алардын жардамында окумуштуулар климатта, океан жана дениздерде болуп жаткан өзгөрүүлөрдү кыска убакытта аныктап, изилдешүүдө.



**9-сүрөт.** Жердин жасалма жолдошу.



**Таяныч сөздөр:** «куйруктуу жылдыз», комета, «тентиген таштар», «учуучу жылдыз», метеор, метеорит, астероид, космонавтика.



1. Комета деп кандай асман телосуна айтылат?
2. Алар кандай көрүнүштө жана чоңдукта болот?
3. Метеор кандай асман телосу? Түндөсү асманда аларды көргөнсүнбү?
4. Метеорлор эмне үчүн Жерге келип түшө бербейт?
5. Метеорит деген эмне? Метеор метеориттен эмнеси менен айырмаланат?



Көргөн фильмдериндин негизинде асман телолору жөнүндө дептерине жаз.




## АЙ – ЖЕРДИН ТАБИГЫЙ ЖОЛДОШУ

Биз жашап жаткан планетанын табигый жолдошу болгон Ай Жердин айланасында тынымсыз айланып жүрөт (10-сүрөт). Ай Жерди 27 күн 8 саатта бир жолу айланып чыгат. Анын Жерден алыстығы 384400 километрге тең. Ай Күнгө караганда бизге 390 эсे жакын.

Ай да Жер сыйктуу шар формасында (11-сүрөт). Анын диаметри 3500 километр, б. а. Жердикинен 4 эсे кичине. Ал эми массасы Жердин массасынан 81 эсе аз.

Айдын сырты Жердикине окшобойт. Айда өсүмдүктөр да, жаныбарлар да жок. Анын сыртында жансыз табият өкүм сүрөт. Анткени Айда жашоо үчүн зарыл болгон аба да, суу да жок.

Айда температура күндүзү  $+120^{\circ}\text{C}$ , түндөсү  $-160^{\circ}\text{C}$  болот. Күндүзү 15 суткага созулат, андан соң 15 сутка бою караңгы түн болот. «Айдын 15 күнү караңгы, 15 күнү жарық» деген әлдик макал ушундан келип чыккан.



**10-сүрөт.** Айдын Жердин айланасында айлануусу.



**11-сүрөт.** Айдын көрүнүшү.



Айда аба жок. Ошондуктан анын сыртына көптөгөн метеориттер түшүп турат. Сан жеткис метеориттердин урулуусунан Айдын сыртында көптөгөн ойдуңдар пайда болгон.

Жерден Айдын көрүнүшү түрдүү абалда болот. Кээде түндөсү Ай көрүнбөй калат. Бир нече күн өтүп, ичке көрүнүштөгү жаңы Ай чыгат. Күндөр өтүп Ай чоңоуп, жарым Айга айланат. Жарым Ай күндөн-күнгө толушуп, бир аптадан кийин толгон Айга айланат (12-сүрөт). Бир нече күндөн соң толгон Айдын дагы кичирейип баратканын күзөтүү мүмкүн. Ушундай түрдө толгон Ай дагы жарым Айга, андан соң жаңы чыккан Ай көрүнүшүнө келип калат.

Бир нече күндөн соң Ай таптакыр көрүнбөй калат. Дагы бир нече күн өтөөрү менен түндө асман күмбөзүндө жаңы чыккан Ай пайда болот. Ай ушундай түрдө өз көрүнүшүн өзгөртүп турат.

Ай өзүнөн нур чыгарбайт. Ал Күндүн нурларын чагылтат. Айдын Күнгө карап турган жарымы жарық, аркасы болсо караңғы болот. Түндөсү бизге Күн жарытып турган жарық бөлүгү гана көрүнөт.



1



2



3

**12-сүрөт.** Айдын көрүнүү абалдары: 1 – жаңы чыккан Ай; 2 – жарым Ай; 3 – толгон Ай.





- Стол лампасын жагып, анын нурунун жолуна топту кой. Лампаны Күн деп, топту болсо Ай деп элестет. Топко лампа жактан кара. Мында топтун жарық болгон сыртын толук көрөсүн. Толгон Ай ушундай пайда болот.
- Топко каптал жактан кара. Топтун жарымы жарық болуп көрүнөт. Жарым Ай ушундай пайда болот.
- Топко караганында, жарық тарабы бир аз көрүнсүн. Жаңы чыккан Ай ушундай түрдө пайда болот.



**Таяныч сөздөр:** табигый жолдош, Ай, жаңы чыккан Ай, жарым Ай, толгон Ай.



- Табигый жолдош деп эмнеге айтылат? Жердин табигый жолдошунун атын айт.
- Ай Жерди канча убакытта айланып чыгат?
- Айдын диаметри канча жана ал Жерден канча эсे кичине?
- Айдын сырты жөнүндө эмнелерди билесиң? Эмне үчүн анын сыртында ойдундар бар?
- Ай эмне үчүн бизге түрдүү абалда көрүнөт?



Айдын түрдүү көрүнүштөгү абалдарын дептерине сзыяп ал, Жерден Айга чейин болгон аралыкты, Айдын өлчөмдөрүн жаз.



## ЖЕР ШАРЫ. ГЛОБУС

### Жер шары жана анын ички түзүлүшү

Жер шарынын **диаметри** 12800 км. **Экватордун узундугу,** башкача айтканда Жер шарынын белбоосунун узундугу 40000 км ге барабар.


Жер шарынын ички түзүлүшүн 3 бөлүккө бөлүү мүмкүн (13-сүрөт).

**1-бөлүк** – Жер шарынын ядросу, б.а. өзөгү. Ал темир, никель жана башка заттардан турат. Ядронун борборунда температура +5000°C айланасында болот.

**2-бөлүк** Жердин мантиясы. **Мантия** сөзү көрпө деген маанини билдирет. Жердин мантиясы магний, темир жана башка заттардан турат. Андагы температура +1000°C тан жогору болот.

**3-бөлүк** Жердин кыртышы деп аталат. Ал түрдүү заттардан түзүлгөн. Пайдалуу казылмалар да Жердин кыртышында болот. Топурак жана кумдар Жер кыртышынын сыртында жайгашкан.

Бардык телолордун үстү жана асты болот. Бирок Жер шарынын үстү да, асты да жок. Адамдар Жер жүзүнүн каеринде турушса



**13-сүрөт.** Жер шарынын ички түзүлүшү.



**14-сүрөт.** Жер өзүнө тартып турат.

да, өздөрүн Жердин үстүндө тургандай сезишет. (14-сүрөт). Жер шарынын арка жагындагы адамдар бизге салыштырмалуу буттары жогоруда, баштары ылдыйда болот. Бирок алар да Жер шарынын үстүндө турабыз деп ойлошот.


Жер шары үстүндөгү, астындагы, капиталдарындагы бардык нерселерди өзүнө тартып турат.

### Глобус – Жер шарынын модели

Адатта чоң өлчөмдүү нерселерди үйрөнүү үчүн анын моделинен пайдаланылат. Жер шарын үйрөнүү үчүн анын моделинен пайдаланылат.

#### **Жер шарынын кичирайтилген сүрөттөлүшү, б.а. модели глобус деп аталат.**

Глобус сөзү *шар* деген маанини билдирет. Глобустун чондугу Жер шарынан бир нече миллион эсे кичине болот. Мектеп глобусунун чондугу футбол тобундай болот (15-сүрөт).




**15-сүрөт.** Глобус:  
1 – айлануу огу;  
2 – экватор.

Глобустун борборунан өткөрүлгөн ок **айлануу огу** деп аталат. Айлануу огу чыгып турган жайлар Жер шарынын **түндүк** жана **түштүк уюлдарына** туура келет. Глобустун так белинен б.а. түндүк жана түштүк уюлдардан бирдей аралыкта жүргүзүлгөн айланы **экваторду** билдирет.

Глобуста Жер жүзүндөгү тоолор, түздүктөр, суу бассейндери түрдүү түстөрдө сүрөттөлөт.





**16-сүрөт.** Беруний жараткан глобус.

Глобустун жардамында Жердин сырткы түзүлүшүн жана табиятын үйрөнүү мүмкүн.

Алгачкы глобустардан бириң улуу окумуштуу **Абу Райхан Беруний** (973–1048) жараткан. Жарым шар формасындагы бул глобустун диаметри 5 м ге тен болгон (16-сүрөт).



**Таяныч сөздөр:** Ядро, мантия, Жер кыртышы, глобус, түндүк уюл, түштүк уюл, экватор.



1. Жердин диаметри, экваторунун узундугу канча?
2. Жер шарынын ички түзүлүшүн түшүндүрүп бер.
3. Жердин ядросунда температура канча?
4. Глобус деген эмне? Андан кандай максатта пайдаланылат?
4. Берунийдин глобусу жөнүндө эмнелерди билесин?



Глобустан айлануу огун, түндүк жана түштүк уюлдарды, экваторду көрсөтүп бер жана дептерине жаз.



## КҮН ЖАНА ТҮН. ЖЫЛ МЕЗГИЛДЕРИ

### Күн менен тұндұн алмашуусу

Биз «Күн чыкты», «Күн батты» дейбиз. Чындығында Күн бир ордунда, Жер шары болсо айланат.

**Жер шарының өз айлануу огуунун тегерегинде толук бир жолу айланып чыгышына кете турган убакыт сутка деп аталат.**

Жер шарының Күн жарық кылышып турган тарабы күн, жарық кылбаган тарабы түн болот. Өз огуунун тегерегинде айланышы себеп Жер жүзүндө күн менен түн алмашат (17-сүрөт).

**Жер шарының өз огу тегерегинде айланусунаң күн менен түн алмашат.**



1. Глобус жана электр лампаны бири-биринен 1 м алыстықта кой. Лампаны жак. Глобустун лампага караган жарымы жарық болгон, аркасы болсо жарық болбогон абалда болот. Жарық болгон бөлүгү күн, жарық болбогон бөлүгү түн болот.
2. Глобусту акырындық менен айландыр. Глобусту



17-сүрөт. Күн менен түндүн алмашуусу..



жарык болгон жана жарык болбогон сырттары алмашат. Аткарылган практикалық жумуштан жыйынтық чыгар.

## Жыл мезгилдеринин алмашуусу

Жер планетасы Күндүн айланасын бир жолу айланып чыгышы үчүн 365 сутка жана 6 saat убакыт кетет.

**Жер шарынын Күндүн айланасында бир жолу айланып чыгышы үчүн кете турган убакыт жыл деп аталат.**

Бир жыл 365 сутка жана 6 saat болгондуктан удаалаш үч жылды 365 суткадан деп, төртүнчү жылды болсо 366 сутка деп алынат. Мисалы, 2013-, 2014- жана 2015-жылдар 365 суткадан болсо, 2016-жыл 366 суткадан турат. 365 суткалуу жылда февраль айы 28 күндөн, 366 суткалуу жылда болсо февраль 29 күндөн турган болот жана кабыйса жылы дейилет.



18-сүрөт. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу.



Жер шары Күндү бир тарапка жантайган түрдө айланат. Төмөнкү 4 абалды көрүп чыгалы (18-сүрөт).

**1-абал.** Күндүн нурлары Жер шары экваторунун ылдыйкы бөлүгүн көбүрөк жарытат. Бул **кыш** мезгилине туура келет. Күн нурлары Жер шарынын экваторунан жогору бөлүгүнө аз түшкөндүктөн күндөр суук болот.

**2-абал.** Күндүн нурлары экватордун жогорку жана ылдыйкы бөлүгүн бирдей жарытат. Бул **жаз** мезгилине туура келет.

**3-абал.** Күндүн нурлары экватордун жогорку бөлүгүн көбүрөк жарытат. Бул **жай** мезгилине туура келет.

**4-абал.** Күндүн нурлары экватордун жогорку жана ылдыйкы бөлүгүн бирдей жарытат. Бул **күз** мезгилине туура келет.

**Жер шарынын Күндүн айланасында бир тарапка жантайган абалда айлануусунан жыл мезгилдери келип чыгат.**



Глобусту лампанын тегерегинде айландырып, 18-сүрөттөгү 4 абалды пайда кыл. Ар бир абалды түшүндүрүп бер.



**Таяныч сөздөр:** сутка, күн, түн, жыл, жыл мезгилдери.



1. Сутка деп эмнеге айтылат?
2. Күн жана түн кандай түрдө алмашышат?
3. Жыл деп эмнеге айтылат?
4. Жыл мезгилдери кандай түрдө алмашышат?
5. Эгерде Жердин айлануу огу бир тарапка жантайган абалда болбогондо эмне болот эле?



Глобустун ордуна топту алып, сабакта жасалган практикалық жумуштарды үйдө аткар.



# ЖЕР ЖУЗУНУН ТАБИЯТЫНЫН АР ТҮРДҮҮЛҮГҮ



## ГОРИЗОНТ ЖАНА АНЫН ЖАКТАРЫ


### Горизонт жана анын негизги жактары

Ачык жана тегиз жайга чыгып, айлана-чөйрөгө карасак, Жер жүзүнүн айлана сзызык менен чектелген бөлүгүн көрөбүз.

**Ачык жана тегиз жайда Жер жүзүнүн айлана сзызык менен чектелген бөлүгү горизонт деп аталат.**

Жер шар формасында болгондуктан да горизонт сзызыгынын алыстыгы чектелүү болот. Ачык жана тегиз жайда бизге 4 км алыстыкка чейинки жайлар көрүнөт. Анда горизонт сзызыгы бизден 4 км алыста деш мүмкүн.

Горизонттун 4 негизги жагы бар. Күн чыга турган жак – чыгыш, Күн бата турган жак – батыш. Горизонттун башка жактарын аныктоо үчүн колунду жазганында, оң колун чыгышты, сол колун батышты көрсөтсүн (19-сүрөт). Мындай абалда сен карап турган жак – түндүк, арка жак – түштүк болот.



**19-сүрөт.** Горизонттун жактарын аныктоо.



Горизонттун жактарын төмөнкүчө белгилөө кабыл алынган: чыгыш – Ч, батыш – Б, тұндүк – Тұнд, түштүк – Түшт.

**Чыгыш, батыш, тұндүк жана түштүк горизонттун негизги жактары деп аталат.**

### Горизонттун жактарын аныктоо

Байыркы заманда алыс сапарга чыккан саякатчылар тұндесу «Алтын казық» деп аталған жылдызга карап горизонттун жактарын аныктай алышкан.

Тұндө асмандағы жылдыздарды 1-2 saat байкасан, алар чыгыштан батышты көздөй жылып бара жатканын байкоо мүмкүн. Чындығында жылдыздар Жерге салыштырмалуу бир орунда турушат. Жер батыштан чыгышты көздөй өз огу айланасында айланғандыктан ушундай туюлат. Бирок асмандын тұндүк жагында бир гана жаркын жылдыз жылбастан бир орунда турат. Бул **Алтын казық** же **Үюл жылдызы**.

Алтын казық жылдызы Жер шары айлануу огуунун, б.а. Тұндүк уюлдун үстүндө болгондуктан Жер айланғанда да ал жылдыз бир орунда турғандай туюлат. Жер жүзүнүн каеринен туруп каралса да, Алтын казық жылдызы бир орунда кыймылдабастан туруп, адамдарга тұндүк жакты көрсөтүп тура берет.

Алтын казық жылдызын кантеп табууга болот?

Ал эң жарық жылдыздардан бири болуп, анын жанында дагы 6 жылдызы байкоого болот (20-сүрөт). Ушул жылдыздар жана Алтын казық жылдызы ой жүзүндө бириктирилсе, 7 жылдыздан турған чөмүч формасы пайда болот. Асмандын



ушул жагында мындан да чоңураак чөмүч сүрөтүн пайда кылуучу 7 жылдызды көрүүгө болот. Сүрөттө белгиленген 1-номерлүү жылдыз менен 2-номерлүү жылдызды бириктируүчү түз сзыык ой жүзүндө улантылса, бул сзыык дал Алтын казык жылдызынын өзүнөн өтөт. Мына ушундайча Алтын казык жылдызын табууга болот.


Горизонт жактарын жергиликтүү белгилерге карап да аныктаса болот. Мисалы, дарактардын түштүк жакка караган бутактары калын, түндүккө караган жактарында болсо бутактар сейрек болот.

Кесилген дарактын дүмүрүндөгү шакектердин арасы алыс болгон бөлүгү түштүк жакка, тыгыз жайгашкан бөлүгү болсо түндүк жакка туура келет (21-сүрөт).

Горизонт жактарын аныктоо үчүн атайын аспап – **компас** ойлоп табылган (22-сүрөт).

**Горизонтуун жактарын аныктоо үчүн колдонула турган аспап компас деп аталат.**


Компас ойлоп табылғандан кийин сапарга чыккан адамдар ага карап, жол бою горизонт жактарын билип барышкан.



20-сүрөт. Алтын казык жылдызынын табуу.



21-сүрөт.  
Дарактын дүмүрү.



22-сүрөт. Компас.

Компастан пайдалануу үчүн аны столдун үстүнө же алаканга коюп, винти тартылат. Мында компастын жебелери бир аз термелип, горизонттун эки жагына багытталып калат. Көгүлтүр түстүү жебеси түндүктүү, кызыл түстүү жебеси болсо түштүктүү көрсөтөт.

Компастын кутучасын бурап, түндүк (Түнд) белгиси коюлган жайы көгүлтүр түстүү жебесине тууралап коюлат. Ошондо горизонттун башка жактары да белгилүү болот. Компастын корпусуна горизонттун чыгыш (Ч), түштүк (Түшт) жана батыш (Б) жактары да жазып коюлган.



1. Күндүн чыгыш жана батыш жактарын билген түрдө горизонттун жактарын аныкта.
2. Мектебиндин түндүк жагында эмнелер бар (дүкөн, көчө, бак, талаа жана башкалар)? Чыгыш, түштүк жана батыш жактарындачы?



**Таяныч сөздөр:** горизонт, горизонт сызығы, горизонттун жактары, чыгыш, батыш, түндүк, түштүк, Алтын казық жылдызы, компас.



1. Горизонт деп эмнеге айтылат?
2. Дарактын бутактары жана кесилген дарактын дүмүрүнүн жардамында горизонттун жактары кандай аныкталат?
3. Асмандын түндүк жагында дайыма бир жерде көрүнүүчү жылдыздын атын айт.
4. Компас деп кандай аспапка айтылат? Анын жардамында горизонттун жактары кандай аныкталат?
5. Компастан кандай пайдаланылат?



Үйүндүн түндүк, түштүк, чыгыш жана батыш жагында эмнелер бар экендин диптерине жаз.



## ЖЕР ЖҰЗУНҮН НЕГИЗГИ ФОРМАЛАРЫ

### Тоо жана тұздықтөр

Жер жұзунұн кургактық бөлүгүндө тегиз жайлар – **тұздықтөр** жана бийик жайлар – **тоолор** өзүнчө бөлүнүп турат.

**Тооолор жана тұздықтөр – Жер жұзундегү кургактықтардың негизги формалары болуп саналат.**

Жер жұзундө тоолор өзүнчө жалғыз түрдө сейрек кездешет. Көбүнчө алар бири-бирине катары менен туташкан болот (23-сүрөт).

**Катары менен тизилип кеткен туташ тоолор тоо қыркалары деп аталат.**

Тоо қыркалары ондогон, жадагалса, жұздәгөн километрге созулуп кеткен болот.

Тоолор табигый картада күрөң түстө сүрөттөлөт. Бул түстүн ачық түстөлүгүнө карап, тоолордун бийик-төмөндүгүн аныктоо мүмкүн. Түс канчалық ток болсо, тоонун бийиктиги ошончо жорғу болот.

Жер жұзундегү кургактықтың жарымына жакынын тоолор әэлеген. Жер жұзундегү эң бийик тоо чокусу Гималай тоо қыркасындағы **Жомолунгма (Эверест) чокусу** болуп, анын бийиктиги 8848 м ге тең.

Тұздықтөр бийиктигине карай **ойдуңға, қыр** жана **тайпак тоого** бөлүнөт.

Табигый картада ойдуңдар жашыл, дөңсөөлөр сары, тайпак тоолор болсо ачық қызыл түс менен сүрөттөлөт.





**23-сүрөт. Чаткал тоо кыркасы.**

**Тұздуктұн бийиктиги деңиз деңгээлиниен 200 м ге чейин болсо – ойдуң, 200 м ден 500 м ге чейин – дөңсөө, 500 м ден бийик болсо – тайпак тоо деп аталат.**

Жер жүзүндегү кургактыктын жарымынан көбүрөөгүн тұздуктөр әзлекен. Алар түрдүү көрүнүштө кездешет. Тұздуктөрдө тегиз жайлар да, дөңсөөлөр да, ойдуңдардан турған жарлар да болот (24-сүрөт).



**24-сүрөт. Тұздук (1), адырлуу (2) жана жарлуу (3) тегиздиктер.**



23-24-сүрөттөргө карап тоо кыркасы жана тегиздиктерге мұнәздемә бер.



## Материктер жана океандар

Жер жұзұндегү кургактық, негизинен 6 ири кургактықка бөлүнгөн. Ар бир ири кургактық материик деп аталат.

Жер жұзұндегү материиктер тәмөнкүчө аталат:  
**Евразия, Африка, Тұндук Америка, Түштүк Америка, Австралия жана Антарктида.**

Бул материиктерди 4 океан курчап турат: **Тынч океаны, Атлантика океаны, Инд океаны жана Тұндук мұз океаны.**

Океан суусунун асты да кургактықтагы сыйктуу тоо жана тұздуктөрдөн турат. Тұздуктөр өтө чоң аянтты әзлеген. Суу астындагы тоо қыркалары бийик жана өтө алыс аралыққа созулған болот.

Океандардың терендиги көп жерлерде 2000–3000 м тегерегинде болот. Айрым жайларының терендиги 5000 м ден ашат. Эң терен жай Тынч океандагы **Мариана коосу** болуп, терендиги 11022 м ге тең.



**Таяныч сөздөр:** тоо, тоо қыркасы, тұздук, ойдуң, дөңсөө, тайпак тоо, материик, океан.



1. Жер жұзұндегү кургактыктар кандай негизги формаларга әз?
2. Тоо қыркалары деп әмнеге айтылат? Тоолор табигый картада кандай сүрөттөлөт?
3. Тұздуктөр бийиктигине карай кандай түрлөргө бөлүнөт?
4. Жер жұзұндө кандай материиктер жана океандар бар?
5. Океан суусу астындагы тоо жана тұздуктөр жөнүндө әмнелерди билесин?





Жазуусуз картада материклерди жашыл түскө, океандарды болсо көгүш түскө боё. Андан соң ар бир материк жана океандын атын жаз.



## ЖЕР АСТЫ БАЙЛЫКТАРЫ

Өлкөбүздүн жер астында түрдүү тоо тектери жана минералдар бар. Тоо тектерине кум, таш, шагыл, акиташ, гранит, минералдарга алтын, жез, алмаз, темир, кварц, күкүрт, көмүр, нефть, табигый газ сыйктуу пайдалуу казылмалар кирет.

**Эл чарбасында жана турмушта пайдаланыла турган тоо тектери жана минералдар пайдалуу казылмалар деп аталат.**

Пайдалуу казылмалар үч түргө бөлүнөт: күйүүчү, рудалуу жана руда эмес пайдалуу казылмалар. Күйүүчү **пайдалуу казылмалар**: көмүр, нефть, табигый газ, торф сыйктуулар.

Курамында металлдар бар болгон минералдар **рудалуу пайдалуу казылмаларды** түзөт. Рудадан темир, жез, алюминий, цинк, коргошун сыйктуу металлдар алынат. Алтын менен күмүш да негизинен рудадан алынат.

**Рудалуу эмес пайдалуу казылмаларга** аш тузу, күкүрт сыйктуулар кирет. Акиташ, гранит, мрамор жана башка курулуш металлдары да рудалуу эмес пайдалуу казылмаларга тиешелүү.

Пайдалуу казылма экскаватор жана башка техника каражаттары жардамында көп өлчөмдө





**25-сүрөт.** Пайдалуу казылма ачык усулда да казып алынат.

казып алынат (25-сүрөт). Андан соң керектүү казылма кум, чопо жана башка жат заттардан аз өлчөмдө ажыратып алынат. Алтын жана күмүш сыйктуу пайдалуу казылмалар да ушундай түрдө алынат.

Жез, алюминий, темир, коргошун, цинк сыйктуу пайдалуу казылмалар болсо башка түрдүү жат заттар менен катуу таш – куйма абалында кездешет. Куйма абалындагы рудалар эритилип, керектүү металлдар ажыратып алынат.

Аш тузу да таза абалда казып алынбайт. Анын курамында зыяндуу башка туздар, кум жана чопо да болот. Жууш аркылуу жат заттардан тазаланат. Андан соң йод кошуп, колдонууга чыгарылат.

Өзбекстан аймагы түрдүү пайдалуу казылмаларга бай. Нефть жана табигый газ кендери Фергана



өрөөнүндө, Кашкадарыя, Сурхандарыя, Бухара облустарында жана Устюрт платосунда бар.

Ташкент облусунун Ангрен шаары айланасында күйүүчү пайдалуу казылмалардан дагы бири – күрөн көмүр казып алышат. Сурхандарыя облусунун Шаргун жана Байсун шаарлары айланасында таш көмүр кендери бар.

Өлкөбүздүн аймагы алтын, күмүш, жез, вольфрам сыйктуу баалуу пайдалуу казылмаларга, мрамор, гранит, гипс, акиташ сыйктуу курулуш материалдарына, о.э., аш тузу кендериине бай.

Алар өлкөбүздүн аймагынын каеринде бар экени 46–47-беттерде берилген Өзбекстан Республикасынын табигый картасында көрсөтүлгөн.

Өлкөбүздүн аймагындагы пайдалуу казылмалар мамлекетибиздин байлыгы болуп саналат. Алар бүгүнкү күндө бир гана өзүбүз пайдалануубуз үчүн гана эмес, о.э. келечек муун үчүн да зарыл.

Пайдалуу казылмалардан көп пайдалануунун натыйжасында алардын запасы жылдан жылга азайып барууда. Ошондуктан жер асты байлыштарынын казып алышынын азайтуу, казып алышынган чийки затты болсо үнөмдөп иштетүү керек.

Табигый газды үнөмдөө үчүн биринчи кезекте өз үйүбүздө андан үнөмдөп пайдаланышыбыз керек.

Машиналар үчүн көп өлчөмдө бензин иштетилет. Ал нефттен алышат. Нефть запасы да чектелген. Нефти үнөмдөө үчүн бензиндин ордуна электр батарея жардамында жүрүүчү машиналардан пайдаланууга өтүү керек болот.

Илгери көп буюмдар темир, жез, алюминий жана



башка металлдардан жасалган. Металлдарды үнөмдөө максатында анын ордун басуучу пластмассалардан да пайдаланылууда.

Иштен чыккан түрдүү машиналар жана буюмдардын металл бөлүктөрү чогултуп алынат. Чогултулган жараксыз металлдар тиешелүү мекемелерде эритилип, жаңы машина жана буюмдар жасалат. Мына ушул максатта калк арасында металл чогултуу иш-чаралары өткөрүлөт



Республикабызда кандай пайдалуу казылмалар бар экенин дептерине жаз.



**Таяныч сөздөр:** пайдалуу казылма, тоо теги, минерал, күйүүчү пайдалуу казылма, рудалуу пайдалуу казылма, рудалуу эмес пайдалуу казылма.



1. Тоо тектерине эмнелер кирет? Минералдаргачы?
2. Пайдалуу казылма деп эмнеге айтылат?
3. Күйүүчү пайдалуу казылмаларга эмнелер кирет? Рудалуу жана рудалуу эмес пайдалуу казылмаларгачы?
4. Өлкөбүздүн аймагында кандай пайдалуу казылма кендери бар? Алардын негизгилерин картадан көрсөт.
5. Пайдалуу казылмаларды коргоо үчүн эмнелер кылуу зарыл?



Тоо тектери, минералдар, пайдалуу казылмалардын түрлөрүн дептерине жаз.



## КАРТАЛАР

Жер жүзүн жана анын айрым бөлүктөрүн картадан пайдаланып үйрөнүү ыңгайлуу. Глобуста Жер жүзү шардын сыртында сүрөттөлсө, картада жайлар жалпак түрдө сүрөттөлөт

**Карта – Жер жүзү же анын айрым бөлүктөрүнүн кичирайтилген сүрөттөлүшү.**

Глобустун сыртын экиге бөлүп, төгерек формадагы эки жарым шар картасы түзүлгөн.

**Жер шарынын сыртынын экиге бөлүнгөн төгерек сүрөттөлүшү жарым шарлардын картасы деп аталат.**

Алардан бири – **батыш жарым шар картасы**, екинчиси – **чыгыш жарым шар картасы** деп аталат. Бул жөнүндө жогорку класстарда билип аласың.

Карталарда океан, деңиз, көл сыйктуу суу басейндери көгүлтүр түстө берилет. Дарыялар көгүлтүр түстөгү ийри сыйыктар менен чагылдырылат.

Карталарда Жер жүзү же анын бөлүгү бир канча эсे кичирайтилгени атайын шарттуу белги аркылуу көрсөтүлөт. Мындай шарттуу белги **масштаб** деп аталат. Масштаб ар түрдүү берилет. Мисалы, 46-47-беттерде берилген Өзбекстан Республикасынын табигый картасында масштаб «1 см – 52 км» түрүндө берилген. Бул дегени, картадагы каалагандай 1 см узундук Жер жүзүнүн ошол эки жери арасындагы аралык 52 км ге барабар.



## Табигый карта

Жер жүзүндөгү бардык деңиздер океандарга туташкан. Ошондуктан Жер жүзүндөгү бардык деңиз жана океандардын деңгээли бирдей болот. Жер жүзүндөгү кургактыктардын бийиктиги мына ушул деңиз деңгээлине салыштырмалуу өлчөнөт. Жер жүзүндөгү кургактыктардын бети тегиз эмес, кээ бир жерлер төмөн болсо, башка жерлер бийигирээк болот. Жер бетинин өйдө-төмөндүгү табигый картада көрсөтүлгөн болот.

**Табигый картада кургактык бийиктигине карай түрдүү түстөр менен сүрөттөлгөн болот.**

Табигый картада берилген жайдын түсүнө карап ушул жердин деңиз деңгээлиниң канча бийиктике экендигин билсе болот. Картадагы бийиктик шкаласында ар бир түс деңиз деңгээлиниң канча метр бийиктике туюнтушу жазып коюлган болот.

26-сүрөттөгү карта табигый карта болуп эсептелет. Анда берилген бийиктик шкаласынан пайдаланып, каалагандай жердеги кургактыктардын деңиз деңгээлиниң бийиктигин аныктоо мүмкүн.

Жарым шарлар табигый картасында бүткүл Жер жүзү сүрөттөлгөн. Жер жүзүнүн бир бөлүгү сүрөттөлгөн табигый карталар да бар. Биздин мамлекетибиз – Өзбекстан Республикасынын табигый картасы ушундай карта болуп эсептелет. Бул картада өлкөбүз аймагынын жеринин деңгээли бийиктигине карай түрдүү түстөрдө сүрөттөлгөн.



## Административдик карта

**Административдик картада белгилүү бир мамлекеттин административдик бөлүнүшү сүрөттөлгөн болот.**

Ар бир мамлекеттин өз административдик картасы бар. Мисалы, Өзбекстан Республикасының административдик картасында Каракалпакстан Республикасы жана ар бир облустун чек аралары көрсөтүлөт о.э. ээлеген аймагы өзүнчө түс менен боёлгон болот.



1. Өзбекстан табигый картасынан Жер жүзүндөгү кургактыктардың дениз деңгээлинен 200 м ге чейин болгон жайларды көрүп чык. Бийиктик шкаласынан алар ток жашылда түстө сүрөттөлгөнүн көрүү мүмкүн.
2. Ушул картадан эң бийик жайларды, б.а. бийик тоолор ээлеген жайларды көрүп чык. Алар ток күрөндө сүрөттөлгөн.



**Таяныч сөздөр:** карта, жарым шарлар картасы, масштаб, деңгээл, бийиктик шкаласы, табигый карта, административдик карта.



1. Карта деп эмнеге айтылат? Анын глобустан айырмасын айтып бер.
2. Жарым шарлар картасы деген эмне?
3. Масштаб деген эмне?
4. Табигый картада Жер жүзү кандай сүрөттөлгөн?
5. Административдик карта деген эмне?



26-сүрөттө берилген картадан масштабдың жардамында каалагандай 2 чекиттин арасындагы аралыкты аныкта.



## ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАБИГЫЙ КАРТАСЫ

Өзбекстан Республикасынын табигый картасында түрдүү шарттуу белгилер келтирилген 46–47-беттердеги (26-сүрөт). Картадагы бийиктик шкаласынын жардамында өлкөбүз аймагынын жер деңгээлинин түзүлүшүн аныктоо мүмкүн.

Табигый картада мамлекетибиздин аймагынын батыш бөлүгү негизинен жашыл түстө сүрөттөлгөн. Бул жайлардын бийиктиги деңиз деңгээлинен 200 м ге чейин болот.


**Мамлекетибиздин аймагынын батыш бөлүгүн ээлеген ойдуңдар Туран ойдуңу деп аталат.**

Туран ойдуңунун чыгыш тарабы сары түстө сүрөттөлгөн. Бул жайлардын бийиктиги 200 м ден 500 м ге чейин болгон дөңсөөлөр болуп саналат. Мындай дөңсөөлөр Туран ойдуңун ортолорунда да бар. Ойдуң жана дөңсөөлөрдүн чоң бөлүгү кумдуу чөлдөрдөн турат. Ойдуңдун батыш бөлүгүндө саздар да бар.

Картада сүрөттөлгөн сары жайларды чыгыш жактан ачык кызыл түстө берилген жайлар курчап турат. Бийиктик шкаласынан ачык кызыл түстө сүрөттөлгөн бул жайлар деңиз деңгээлинен 500 м ден 1000 м ге чейин бийиктике болгон тайпак тоолорду түзөт. Дөңсөө жана тайпак тоолор да ойдуң сыяктуу түздүккө кирет. Дөңсөө жана тайпак тоолордо да чоң жайды ээлеген тегиз жерлер бар.

Мамлекетибиздеги шаар жана кыштактар, эгин





26-сүрөт. Өзбекстан Республикасынын табигый картасы.



аянтары негизинен дөңсөө жана тайпак тоолордо жайгашкан.

Өзбекстандын табигый картасында мамлекетибиз аймагынын чыгыш бөлүгү негизинен күрөң түстө сүрөттөлгөн. Бул түстө сүрөттөлгөн жайлар түрдүү бийиктиктең тоолорду түзөт. Өлкөбүз табигый картасында чоң дарыя, канал, көл жана суу сактагычтары көк түстө сүрөттөлгөн. Картадагы шарттуу белгилердин жардамында өлкөбүз аймагындагы коруктардын аттарын, алардын жайгашкан ордун да билип алуу мүмкүн. Картадан өлкөбүздүн аймагында казып алына турган негизги пайдалуу казылмалар жана алардын кендери каerde жайгашканыгын да аныктоо мүмкүн.



1. Бийиктик шкаласынан пайдаланып, Өзбекстандын табигый картасынан мамлекетибиз аймагынын жер деңгээлинин түзүлүшүн көрүп чык.
2. Өзбекстан Республикасынын табигый картасынан өлкөбүз аймагындагы чоң дарыя, канал, көл жана суу сактагычтарын көрсөт.



1. Ойдуңдар мамлекетибиздин аймагынын каерин ээлеген?
2. Кырлар жана тайпак тоолор өлкөбүздүн аймагынын каерин ээлеген?
3. Тоолор мамлекетибиздин аймагынын кайсы тарабында жайгашкан?
4. Мамлекетибиздеги эгин аянтары негизинен каerde жайгашкан?
5. Табигый картада дарыя жана көлдөр кандай түстө сүрөттөлгөн?



Өзбекстан Республикасынын табигый картасынан пайдаланып, жазуусуз картада өлкөбүздүн жер деңгээлин тишиштүү түстөргө боё.



## СУУ БАССЕЙНДЕРИ

### Дарыялар

Глобус же карталарда көптөгөн ийри-буйру көгултүр сыйыктарды көрөсүң. Алар дарыяларды билдириет.

**Дарыя – табигый түрдө пайда болгон өзөндө агуучу чоң суу ағымы болуп саналат.**

Өлкөбүздөгү дарыялар тоолордогу муз жана карлардын ээришинен, о.э. жамғыр жана жер асты сууларынан пайда болот. Өзбекстан аймагынан ағып өтө турган эң узун дарыя **Сырдария** болуп эсептелет. Ал Чаткал жана Фергана too кырkalарынан башталат. Анын узундугу 3019 км. Суусу талаа жана бактарды, калкты суу менен камсыздоого сарпталып, калган суусу Арал деңизине куюлат.

Өлкөбүздүн аймагынан ағып өтө турган эң суусу мол дарыя **Амудария** болуп саналат. Анын узундугу 2540 км. Амудария Памир тоолорунан башталат. Амудария да Сырдария сыйктуу чоң мааниге ээ. Ал суусунун калган бөлүгүн Арал деңизине куят.

Мамлекетибиздин калкын ва жерлерин суу менен камсыздоодо **Зарафшан, Кашкадария, Сурхандария, Шерабат, Чырчык, Ахангаран, Нарын, Карадария, Санзар, Көксуу, Тополон** (27-сүрөт) сыйктуу дарыялардын да мааниси чоң.

### Каналдар

Көп жайларда өнүмдүү жерлер бар, калктын жашоосу үчүн ынгайлуу жерлер көп. Бирок суу жок.





**27-сүрөт.** Өлкөбүздөгү дарыялар: 1 – Амударыянын төмөнкү ағымы; 2 – Көксуу; 3 – Тополон.

Адамдар каналдарды казып, мындай жайларга суу алып барышкан.

### **Канал – инсан тарабынан казылган суу жолу.**

Каналдар сууну дарыялардан алат. Өлкөбүздө калкты суу менен камсыздоо, эгин аянттарын кеңейтүү максатында өтө көп каналдар казылган.

Өлкөбүздөгү каналдардан эң чоңу Фергана өрөөнүндөгү **Чоң Фергана каналы болуп эсептелет. Аму-Карши, Аму-Бухара, Кегайли, Тұндуқ, Шерабат, Зан** жана башка каналдар да калкты жана эгин аянттарын суу менен камсыздоодо өзгөчө мааниге ээ.

### **Көлдөр**

Жер жүзүндө табигый түрдө пайда болгон чоң чүнкурлар көп. Мындай жайларда суу топтолуп, көлдөр пайда болгон.

**Көл – табигый түрдө пайда болгон чүнкурда  
Чоң өлчөмдөгү суунун топтолушунан пайда  
болган суу бассейни.**

Көл менен деңизди айырмалай алуу керек. Деңиз океан менен туташкан болуп, суусу шор жана кычкыл болот. Көл болсо океан менен туташпайт, суусу ичкенге жарамдуу.

Өлкөбүздөгү **Арал деңизи** да чындыгында көл. Анткени ал океан менен туташпаган. Келип чыгышы жана ээлеген аяны чоң жана суусу шор болгондуктан аны деңиз деп аташкан.

Арал деңизинен сырткары өлкөбүздө **Сарыкамыш, Айдаркөл, Арнасай, Тузкен, Жылдырбас, Машанкөл, Давуткөл, Деңизкөл, Улуушоркөл** сыйктуу көлдөр бар. Өлкөбүздөгү дарыя жана көлдөрдө ар түрдүү балыктар бар (28-сүрөт).


### Суу сактагыч

Өлкөбүздөгү тоо карлары жазда тез ээригендиктен, дарыялар толуп агат. Ал эми жайда дарыя суулары азаят. Жазда ашыкча дарыя сууларын топтоо жана аларды жайда дарыяга зарыл өлчөмдө ағызып туруу үчүн **суу сактагыч** курулган.

**Суу сактагыч – тогоондор жардамында сууну чогултуу жана сактоо үчүн курулган суу бассейни.**

Адатта, суу сактагыч дарыяга тогоон куруу, б.а. дарыя суусун тосуу жана топтоо аркылуу курулат. Мисалы, Амударыя суусун тосуу жана топтоонун эсебинен **Төөмоюн суу сактагычы** курулган. Ушундай түрдө Кашкадарыяда **Чымкоргон** жана **Пачкамар суу сактагычтары**, Сурхандарыяда **Түштүк Сурхан**, Тополоң дарыясында **Тополоң**, Карадарыяда Андижан, Чырчык дарыясында Чарвак **суу сактагычтары** курулган.





**28-сүрөт.** Өлкөбүздүн дарыя жана көлдөрүндө жашоочу балыктар: 1 – сазан; 2 – кызылкөз паретка; 3 – майды балык; 4 – сом; 5 – карп; 6 – окунь; 7 – чортон; 8 – откор чортон; 9 – форель; 10 – дарыя форели; 11 – маринка; 12 – жылан балык; 13 – крапия; 14 – мүйүздүү майды балык; 15 – судак.

## Сууну коргоо

Дарыянын башталышында анын суусу таза болот. Тилекке каршы, жол катары дарыянын суулары булганып барат. Анткени кээ бир адамдар түрдүү таштандыларды ташташат. Кээ бир ишканалардан булганган суулар дарыя суусуна кошуулуп кетет.

Түрдүү таштандылар менен булганган суу адамдардын организмине гана эмес, ошону менен бирге, өсүмдүктөр үчүн да зыяндуу болот. Ошондуктан сууларды булгантпoo зарыл.



Өзбекстан Республикасынын табигый картасынан өлкөбүз аймагындағы чоң дарыя жана каналдарды көрүп чык.



**Таяныч сөздөр:** суу бассейни, дарыя, канал, көл, суу сактагыч, тогоон.



1. Кандай суу агымы дарыя деп айтылат? Өлкөбүздөгү кайсы дарыяларды билесин?
2. Канал деген эмне? Өлкөбүздө кандай чоң каналдар бар?
3. Көл деп эмнеге айтылат? Өлкөбүз аймагында кандай чоң көлдөр бар?
4. Суу сактагыч кандай максатта курулат? Өлкөбүздүн аймагындағы кандай чоң суу сактагычтарды билесин?
5. Суулардын булганышына эмне себеп болот? Алардын булганбастыгы үчүн эмне кылуу керек?



Жазуусуз картага журтубуз аймагындағы чоң көл жана суу сактагычтарды түшүр.



## ӨСҮМДҮК ЖАНА ЖАНЫБАРЛАР ДҮЙНӨСҮ

Айланабызды курчап турган табият жандуу жана жансыз курамдык бөлүктөрдөн турат. Табияттын жандуу курамдык бөлүктөрүнө өсүмдүктөр жана жаныбарлар кирет.

**Өсүмдүктөр – Күндүн нуру, аба, топурак жана суудан өз жашоосу үчүн зарыл заттарды алып, денесинде чогултуу жөндөмүнө эз тириү организмдердин дүйнөсү.**

Өсүмдүктөрдүн келип чыгышы Жерде жашоонун пайда болушу жана алгачкы өнүгүү доорлоруна туура келет. Мындан 3 млрд. Жыл мурда алгачкы көк-жашыл балырлар пайда болгон. Өсүмдүктөрдүн азыктануу жарайында айлана-чөйрөдөн катуу, газ сымал жана суюк заттарды сицирип алууга ыңгайлашуусу натыйжасында алардын денеси татаалдашып барган. Ушундай түрдө өсүмдүктөр өөрчүп, азыркыдай ар түркүн көрүнүшкө ээ болгон.

Адамдардын жана жаныбарлардын жашоосун өсүмдүктөрсүз элестетип болбойт. Өсүмдүктөр абадан уулуу газдарды жутуп бардыгыбыз үчүн зарыл болгон кычкылтек чыгарат. Өсүмдүктөр адам үчүн тамак-аш, кийим-кече, отун, курулуш материалдары жана башкаларды берет. Бирок өсүмдүктөрдү көп өлчөмдө жыйнап алуу жана туура пайдаланбастык көптөгөн өсүмдүк түрлөрүнүн жоголуп кетүүсүнө алып келди.

**Жаныбарлар – өсүмдүктөр жана башка жандыктар менен азыктана турган тириү организмдер болуп саналат.**



Жаныбарлар баштап сууда, мындан 1 млрд. жыл мурда пайда болгон деп болжол кылышат. Мындан 450 млн. жыл мурда жаныбарлар өсүмдүктөр менен бир маалда кургактык бетин ээлей башташкан. Кургактыкта акырындық менен сууда жана кургактыкта жашоочулар, курт-кумурскалар, сойлоп жүрүүчүлөр пайда болгон. Мындан 230–200 млн. жыл мурда динозаврлар пайда болуп, жер бетинде бийлик кылышат жана 70 млн. жыл мурда кырылып кетишет. Алардын ордун канаттулар жана сүт өмүүчүлөр ээлеп, азыркы жаныбарлар дүйнөсү калыптанат.

Табиятта жаныбарлар чоң мааниге ээ. Жаныбарлар азык чынжырынын негизги курамдык бөлүгү саналат. Алар өсүмдүктөр менен азыктанып, өздөштүргөн заттарын дагы топуракка кайтарат жана өсүмдүктөрдүн өсү-шүнө ыңгайлуу шарт жаратат. Өсүмдүк жана жаныбарлардын калдыгы менен азыктана турган жаныбарлар Жердин бетин калдыктардан тазалайт.

Жаныбарлар адамдын жашоосунда да чоң мааниге ээ. Алардан бир канча түрлөрүнө аңчылык кылышат. Үй жаныбарлары эт, сүт, жүн, тери жана башка продукцияларды алуу максатында жана транспорт каражаты катары багылат. Адамдын ишмердүүлүгүнүн табиятка таасири барган сайын күчөп барышы айрым жаныбарлардын санынын кескин кыскарып кетүүсүнө алып келди.

Мамлекетибизде өсүмдүктөр жана жаныбарларды коргоо жана көбөйтүү үчүн коруктар уюштурулган.



- 1. Табияттын жандуу бөлүгүнө эмнелер кирет?**
- 2. Өсүмдүктөрдүн негизги касиети эмнеде?**



3. Өсүмдүктөр адамдын жашоосунда кандай мааниге ээ?
4. Жаныбарлар деп кандай жандықтарга айтылат?
5. Эмне үчүн өсүмдүк жана жаныбарларды коргоо керек?



Өзүң жашаган жердеги өсүмдүк жана жаныбарларды дептерине сүрөттөп жаз.



## ТАБИЯТ ЗОНАЛАРЫ

Жер шар түрүндө болгондуктан Күндөн келе турган жарық жана жылуулук жер бетинин бардык жерине бирдей түшпөйт. Күн Жердин экватору айланасына көбүрөөк нур чачат. Түндүк жана түштүк уюлдарга карай күндүн нуру жана жылуулугу азайып барат. Абанын табы жана жаандардын өлчөмү да өзгөрүп барат. Мунун натыйжасында суулар, өсүмдүктөр, жаныбарлар, топурактар да өзгөрөт. Натыйжада табият зоналары пайда болот.

**Табият зоналары – табигый шарты бири-биринен таптақыр айырмалана турган кургактыктагы чоң аянттар болуп эсептелет. Алардын көндиги бир нече жүз километрге, ал эми узундугу бир нече миң километрге жетет.**

Ар бир табият зонасында өзүнө мүнөздүү климаты, өсүмдүк жана жаныбарлар дүйнөсү, топурактары калыптанган болот. Айныкса, өсүмдүк дүйнөсүнүн айырмасы даана байкалат. Ошондуктан, көбүнчө, табият зоналарына анын өсүмдүк каптамасына



кара пат берилген. Мисалы, чөл зонасы, такыр талаа зонасы, токой зонасы жана башкалар.

Ар бир табият зонасында жашай турган адамдардын кийинүүсү, эмгектенүүсү жана жашоосу ушул жердин табигый шартына ылайыкташкан. Мисалы, чөлдөрдө жашоочу адамдар, негизинен, көчмөн турмуш кечиришет. Алар кой жана эчкилерин, төөлөрүн багып бир жайлоодон экинчисине көчүп жүрүшөт. Ал эми дарыя бар жерлерди сугарып дыйканчылык кылышат.

Ал эми такыр талаа зонасында жаандар чөлгө салыштырмалуу көп болгондуктан чөп өсүмдүктөр калың, топурактары өнүмдүү. Андыктан бул жерде адамдар дыйканчылык кылышп, негизинен, буудай, жүгөрү, картошка сыйктууларды эгишет.

Токой зонасында ар түрдүү дарактар калың жана көп болгондуктан адамдар дарактарды кыйып, андан курулуш материалдарын даярдашат. Дарактын мөмөлөрүн терүү жана аңчылык менен алектенишет.



**Таяныч сөздөр:** табият зоналары, күн нурунун бөлүштүрүлүшү, адамдардын жашоо мүнөзү.



1. Күн нурлары эмне үчүн Жер жүзүнүн бардык жерине бирдей түшпөйт?
2. Күн нурлары кайсы жакка карай азайып барат?
3. Табият зонасы деген эмне?
4. Эмне үчүн табият зоналары пайда болот?
5. Табият зоналарына ат берүүдө эмнеге каралат?



Дептериңе табият зоналарынын мүнөздөмөсүн жаз.



## ЧӨЛДӨР ЖАНА ОАЗИСТЕР

Жер жүзүнүн Айрым жайларда өтө аз жаан жаайт, жылдык жаандын өлчөмү 200 мм ден ашпайт, ағын суулар да жок. Мындай жайлар кургакчыл болуп, өсүмдүктөр жакшы өспөйт.

**Өсүмдүктөр жакшы өсө албай турган кургакчыл жерлер чөл деп аталат.**

Чөл кумдуу, чополуу же таштуу болот. Кумдуу чөлдө шамал кумдарды сүрөт кээде дөңсөөлөрдү пайда кылат. Мындай дөңсөө **бархан** деп аталат. Шамалдын натыйжасында түрдүү көрүнүштөргө келет (29-сүрөт).

Чополуу чөлдөрдө каткан жана жарылып кеткен катуу жайларда түрдүү формаларды пайда кылган **такыр** жерлер бар (30-сүрөт).

Чөл кургакчыл жана абасы ысык болгондуктан өсүмдүктөр аз өсөт. Чөл өсүмдүктөрү, негизинен,



**29-сүрөт.** Чөлдүн кумдары түрдүү көрүнүштөргө кирет.

**30-сүрөт.** Такыр талаа.

бир аз жамғыр жаай турган жаздын башталышында өсүп, кургакчыл жайда кургап калат. Сөксөөл, жантак сыйктуу өсүмдүктөр кургакчыл шартка ылайыкташкан. Бул өсүмдүктөрдүн тамыры өтө узун болуп, жер асты сууларынан суу ичет.

Өзбекстан аймагынын жарымына жакынын чөлдөр ээлеген. Өлкөбүздүн аймагында **Кызылкум, Устюрт, Мырзачөл, Карнабчөл, Каршы** чөлдөрү бар.

Чөлдөрдө жай сезону 5–6 айга созулуп, абанын температурасы көлөкө жайда +50°C ка чейин көтөрүлөт, кум болсо +80°C ка чейин ысыйт. Бул мезгилде жаан жаабайт. Кең чөлдөрдүн үстүнөн ысык шамал жүрүп, өзү менен кум жана чандарды алып келет. Мындай шарт өсүмдүк жана жаныбарлар үчүн кырсыктуу болот. Өлкөбүз чөлдөрүндө жаздын башында жана күздүн аягында аз өлчөмдө жамғыр жаайт. Кышта абанын температурасы –20°C ка чейин суук болуп, кар жаайт.

Чөлдөрдө жантак, шыбак, ирис, коёнсөөк, сөксөөл, телескен, ийне жалбырак, мерендера, чөл жылгыны, сасык кузиния, кара сөксөөл, жизгүн, актикен сыйктуу өсүмдүктөр өсөт (31-сүрөт). Чөлдүн айрым жайлары жазда байчечекей, жоогазын жана кызгалдактар менен кипталып, кооз көрүнүштү пайдалынат. Канаттуулардан торгой, сопутторгой, жорго тоодак, бызгылдак, кыраанкара, тоодак, кыргый, жыланкор бүркүт, каракуш сыйктуулар кездешет (36-сүрөт).

Чөлдө ири жаныбарлардан жейрен, аккуйрук, кулан, түлкү, чөөбөрү, кум мышыгы сыйктуулар жашайт. Майда жаныбарлардан болсо кошаяк, таш бака, кирпи, сары чычкан, кескелдирик, жыландар көп учурайт. Өлкөбүздүн чөлдөрүндө кескелдириктер (33-сүрөт) жана жыландардын (34-сүрөт) бир нече түрлөрү жашайт.





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11




12


**31-сурет.** Өлкөбүздүн чөлдөрүндө өсүүчү өсүмдүктөр:

- 1 – жантактар; 2 – шыбактар; 3 – терескендер;
- 4 – иристер; 5 – ийне жалбырактар; 6 – мерендера;
- 7 – чөл жылгыны; 8 – сасык кузиния; 9 – сөксөөл;
- 10 – жизгүн; 11 – көёнсөөк; 12 – актиген.






**32-сүрөт.** Өлкөбүздүн чөлдөрүндө кездешүүчү күштар:  
1 – сопу торгой; 2 – турторгой; 3 – жорго тоодак; 4 – быз-  
гылдак; 5 – кыраанкара; 6 – тоодак; 7 – кыргый бүркүт;  
8 – жыланкор бүркүт; 9 – каракуш.



**33-сүрөт.** Өлкөбүздүн чөлдөрүндө жашоочу кескелдириктөр-  
дин түрлөрү: 1 – кызылкулак кескелдирик; 2 – тирүү туучу  
кескелдирик; 3 – көк кескелдирик; 4 – бурама куйрук  
кескелдирик; 5 – жүгүрөк кескелдирик; 6 – цинксымал  
кескелдирик; 7 – чөл агамасы; 8 – боз эчкемер.



**34-сүрөт.** Өлкөбүздүн чөлдөрүндөрүндө кездешүүчү жыландын түрлөрү: 1 – буума жылан; 2 – кобра жылан; 3 – чөл кара жыланы; 4 – калкансымал жылан.

Өлкөбүздөгү чополуу чөлдөрдүн чоң бөлүгү элибиз тарабынан өздөштүрүлүп, эгинзар жана бактарга айландырылды, шаар жана айылдар куулду.



Өзбекстандын табигый картасынан өлкөбүздүн аймагындағы чөлдөрдү көрсөт жана алардын аттарын айтып бер.



**Таяныч сөздөр:** чөл, бархан, такыр талаа, кумдуу чөл, чополуу чөл, таштак чөл.



1. Чөл деп кандай жерлерге айтылат?
2. Бархан деген эмне? Такыр жерчи?
3. Өзбекстандын аймагында кандай чөлдөр бар?
4. Өсүмдүктөрдөн кайсылар өлкөбүздүн чөлдөрүндө өсөт?
5. Өлкөбүз чөлдөрүнүн жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө эмне билесин?



Жазуусуз картада өлкөбүздүн аймагындағы кумдуу чөлдөр әэлеген жайларды сары түскө боё.



## ӨЗБЕКСТАНДЫН АДЫРЛАРЫ

Мамлекетибизде деңиз деңгээлинен 500–1500 м бийиктиктерде жайгашкан өйдө-төмөн дөңсөөлөрдү жерлер жана тоо этектерин, негизинен, адырлар ээлеген. Адырларда чөлгө салыштырмалуу чөп өсүмдүктөр калың болуп өсөт. Ошондой эле бадал жана дарактар да кездешет.

**Чөп өсүмдүктөрү менен калың капиталган токойсуз тоо алды кырлар жана бөксө адырлар түзөт.**


Адырларда жай ысык болуп, жамғыр аз жаайт. Башка мезгилдерде жаан тез-тез жаап турат. Жылдык жаандын өлчөмү 500–1000 мм болот.

Тоо этектери да адырлардан турат. Азыркы мезгилде адырлардын чоң бөлүгү өздөштүрүлүп, эгин аянттарына, бактарга айландырылган. Бул жайларда шаар жана айылдар курулган. Ойдуң-чуңкурлуу адырлар жана тоо этектери гана өздөштүрүлбөгөн.

Адырлар ар түрдүү өсүмдүктөргө бай. Өлкөбүздүн адырларында ысырык, клевер, жумагүл, каакым, жапайы сабиз, чачыраткы, ирис, кызылча, аманкара, жоогазын, астрагал, топчугүл, талаа чайы, ромашка, каргажийде, кузиния, турангил теректер жана башка өсүмдүктөр өсөт (35–36-сүрөттөр). Ошону менен бирге, барбарис, ит мурун, долоно, турангил сыйктуу бадалдар, чынар, терек, кайрагач сыйктуу дарактар да көп кездешет.

Адырлардан жайлоо катары пайдаланылат. Бул жерлерде бодо мал, кой, жылкы, эчки сыйктуу үй жаныбарлары багылат (37-сүрөт).





**35-сүрөт.** Өлкөбүздүн адырларында өсө турган өсүмдүктөр:  
1 – ысырык; 2 – клевер; 3 – жумагүл; 4 – ак баштуу каакым;  
5 – жапайы сабиз; 6 – чачыраткы; 7 – ийне жалбырактуу  
ириш; 8 – ак ириш; 9 – лигулария; 10 – кызылча;  
11 – ак эремурас; 12 – аманкара.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10


**36-сүрөт.** Өлкөбүздүн адырларында өсө турган өсүмдүктөр (уландысы): 1 – жоогазындар; 2 – адыр астрагалы; 3 – кызыл топчугүл; 4 – жумшак талаа чайы; 5 – катуу талаа чайы; 6 – ромашка; 7 – хапри; 8 – каргажийде; 9 – адыр кавраги; 10 – турангил.

3 – Табият таануу, 4-класс





**37-сүрөт.** Адыр жайлоо үчүн ынгайлуу.



**38-сүрөт.** Өлкөбүздүн адырларында кездешүүчү күштәр:

- 1 – кара чыйырчык; 2 – гаичка чыйырчыгы; 3 – ала чыйырчыгы; 4 – чон чыйырчык; 5 – сагызган; 6 – дрозд; 7 – шама дрозд; 8 – сайрагыч дрозд; 9 – көк таргак; 10 – ак моюндуу булбул; 11 – көк булбул.

Адырлар ар түрдүү канаттуларга бай (38-сүрөт). Бул жайларда таранчы, бактек, чабалакей, чыйырчык, карга, алаканат, сасыкүпүп, сагызган сыяктуу канаттуулардан сырткары, чыйырчык, дроздь жана булбулдуң ар түрдүү түрлөрү кездешет.

Адырларда түлкү, карышкыр, таш бака, сары чычкан, жайра, кашкулак, кирпилерди да кезиктириүү мүмкүн.

Кирпилер түрдүү зыяндуу курт-кумурскалар жана кемириүүчүлөр менен тамактанып, адамдарга пайда келтире (39-сүрөт). Ошондуктан мындай зыянсыз жана пайда келтируүчү кирпилерди көбөйтүү жана коргоо керек.

Өлкөбүздүн адырларында чөлдөрдөгү саяктуу түрдүү кескелдириктер да жашайт. Адырда эң көп кездешүүчү жыландардан бири, бул – сары жылан (50-сүрөт). Сары жылан чындыгында кескелдирик түрлөрүнөн бири болуп саналат. Аны бутсуз кескелдирик десе болот. Жыландардын көздөрү дайыма ачык турат. Сары жылан болсо адамды көргөндө көздөрүн жумуп алат. Ушунусу менен да аны башка жыландардан айырмалоо мүмкүн. Сары жылан түрдүү зыяндуу курт-кумурскалар менен тамактанып, адамдарга чоң пайда келтире.



39-сүрөт. Кирпи.



40-сүрөт. Сары жылан.



## Таяныч сөздөр: адыр, жайлоо.



1. Адыр деп кандай жерлерге айтылат?
2. Адырларда жашай турган жаныбарлар жөнүндө эмнелерди билесин?
3. Өзбекстандын адырларында кандай өсүмдүктөр өсөт?
4. Кирпилер табиятка кандай пайда келтиришет?
5. Адырларда кандай пайдалуу өсүмдүктөр өсөт?



Өздөштүрүлгөн адырларда жетиштириле турган талаа эгиндерин жана бак мөмөлөрүнүн атын жаз.



## ӨЛКӨБҮЗДҮН ТООЛОРУНУН ТАБИЯТЫ


Өзбекстандын аймагынын чыгыш бөлүгү бийик тоолордон турат. Кышында тоолорго калың кар жаайт. Алардын калыңдыгы 2–3 метрден ашат. Жазда күндөр ысышы менен карлар ээрий баштайт. Жай бою, жадагалса, күздө да карлардын ээриши уланат. Кээ бир тоо чокуларында карлар эрип бүтпөйт. Мындай жерлер түбөлүк муздуктарды пайда кылган.

Тоолордогу эриген карлар жылгаларды, алар топтолуп сайларды пайда кылат. Сайлар бири-бирине кошулуп, дарыяны пайда кылат. Өлкөбүздө бардык дарыялар ушундай түрдө тоодогу муз жана карлардын эрүүсүнөн пайда болот. Тоолор өлкөбүздү суу менен камсыздап туруучу булак болуп саналат.

Өзбекстан аймагындагы тоолордун этеги түрдүү өсүмдүктөр менен калың капиталган. Бийиктикке көтөрүлгөн сайын өсүмдүктүн түрлөрү да өзгөрүп барат.

Дениз деңгээлиниен 1000–1500 м бийиктигеги тоо





**41-сүрөт.** Тоо жан боорлорунда өсө турган өсүмдүктөр:  
1 – афсанактар; 2 – ышкындар; 3 – сары шальфейлер;  
4 – кызыл эремурус; 5 – кобра эремурус; 6 – тообеке;  
7 – ак гулкайыр; 8 – сыйыркүйрук; 9 – тоо ясенеци;  
10 – сарыбаш; 11 – дастарбаш; 12 – донузбаш;  
13 – кийик от; 14 – ак табылгы.



**42-сурөт.** Тоо жан боорлорунда өсө турган өсүмдүктөр (уландысы): 1 – тоо кузиниясы 2 – аккалдырмак; 3 – камгак; 4 – писком пияздары; 5 – пуфанак; 6 – кызыл мөмөлүү сингрен; 7 – түктүү жылгын; 8 – кызылча; 9 – ит мурун; 10 – долено; 11 – бадам; 12 – мисте.




жан боорлорунда афсанак, ышкын, сары шальфей, кызыл эремурус, кобра эремурус, тообеке, ак гүлкайыр, сыйыркүйүрүк, тоо ясенеци, сарыбаш, дастарбаш, донузбаш, кийик от, ак табылгы сыйактуу өсүмдүктөрү өсөт. Мындай бийиктикте долоно, ит мурун, бадам, мисте сыйактуу өсүмдүктөр кездешет (41–42-сүрөттөр).

Тоо жан боорлорунда ар түрдүү тоо жоогазындарын да кезиктириүү мүмкүн (43-сүрөт).

1500–2500 м бийиктикеги тоо жан боорлорунда арча, жаңгак, кайын, терек сыйактуу даректар өсөт. Кээ бир жайларда алар токойлорду пайда кылат (44-сүрөт).

2500 мден жогору жайларда мышык күйүрүк, таран, кызылтиген, альпы жоогазыны жана башка өсүмдүктөр өсөт.


Тоо өсүмдүктөрүнүн арасында уулуулары да бар. Мисалы, кооз гүлдөрү болгон тоо ясенецинин денеси уулуу шире бөлүп чыгарат. Анын гүлүн жулуп жатканда шире адамдын колуна өтөт. Уланган кол



**43-сүрөт.** Өлкөбүздүн тоо-порундагы жоогазындар.



**44-сүрөт.** Тоолордогу терек ара-лаш жаңгакзар.



**45-сүрөт.** Өлкөбүздүн тоолорунда кездешүүчү жыландын түрлөрү: 1 – ала жылан; 2 – кара жылан; 3 – чаар жылан.

менен дененин тийген жеринде жара пайда болуп, айыгышы узак убакытка созулат. Андан сырткары, ихраж, аконит, прангос, дурман сыйктуу уулуу өсүмдүктөр да кездешет. Ошондуктан бейтааныш өсүмдүктөрдүн мөмөлөрүн жеп көрүү, жат гүлдөрдү жыттоо мүмкүн эмес. Уулуу өсүмдүктөрдөн этият болуу керек.


Өлкөбүздүн тоолору жаныбарлар дүйнөсүнө да бай. Тоо жан боорлорунда таштардын арасында ала жылан, кара жылан, чаар жылан жашайт (45-сүрөт). Бул жыландар адырларда да кездешет. Тоолордо кобра жылан жана калкантуумшук жылан да жашайт. Жыландар бака, кескелдирик, канаттуулар менен тамактанат

Тоо жана ага жакын аймактарда кекилик, ылаачын, бүркүт, кыргый сыйктуу или күштөр кездешет (46-сүрөт). Алар майда күштөр, чычкан жана келемиш, жыландар, өлгөн жаныбарлардын эти менен тамактанышат.

Тоолуу аймактарда 47-сүрөттө берилген жаныбарлар, о.э. кийик, ак тырмактуу аюу, илбирс, кар кабыланы, сары суур, донуз жашайт. Алардан илбирс жана сары суур эл аралык «Кызыл китеп»ке киргизилген.



**46-сүрөт.** Өлкөбүздүн тоолорунда кезедешүүчү ири күштар: 1 – ылаачын жана жорулар; 2 – бүркүт; 3 – кыргый; 4 – кекиликтер.



**47-сүрөт.** Өлкөбүздүн тоолорунда жашай турган жаныбарлар: 1 – көк суур; 2 – тоо суусары; 3 – тоо эчкиси; 4 – аркар; 5 – морхор; 6 – Бухара кою.

Өлкөбүздүн тоолуу аймактары баалуу өсүмдүк жана жаныбарларга бай. Ошондуктан мындай жайларда коруктар уюштурулуп, алар көзөмөлгө алынган.



1. Өлкөбүздөгү дарыялар кандай пайдада болот?
2. Өзбекстан аймагындагы тоо жанбоорлорунда кандай өсүмдүктөр өсөт?
3. Тоолордун 1500 мден бийик болгон бөлүгүндө кандай өсүмдүктөр кездешет?
4. Тоолордо кандай жыландар жана канаттуулар кездешет?
5. Тоолордо жашай турган жаныбарлардан дагы кайсыларды билесин?



Жазуусуз картада өлкөбүздүн аймагындагы тоолор ээлеген жайларды боё.



## ТОКОЙЛОР

Жер жүзүндө ушундай чоң аянтарды ээлеген даракзарлар да бар жана анда дарактар бири-бирине өтө жакын, б.а. тыгыз болуп өсөт.

**Дарактар тыгыз өсө турган чоң жер аянты токой деп аталат.**

Токойлордо карагай, кайың, арча, кедр, эмен (дуб), жаңгак сыйктуу дарактар өсөт. Токойдо бадал жана чөптөр да өсөт.

Өзбекстан аймагында тоо, бадалдуу жана чөл токойлору бар (48-сүрөт). Тоо жан боорлорундагы арчазарлар, жаңгакзарлар, мистезарлар жана башкалар **тоо токойлорун** түзөт. Тоо токойлорунда кайың, терек сыйктуу дарактар да өсөт. Мындай токойлор өлкөбүздүн тоолуу аймактарында чоң аянтарды ээлеген.





**48-сүрөт.** 1 – тоодогу арчазар; 2 – токой;  
3 – чөлдөгү сөксөөлдүү токой.

**Бадалдуу токойлордо** жийде, турангыл, шумтал сыйктуу дарактар өсөт. Бадалдуу токойлор дарыялардын жээктөрийн жана дарыя пайда кылган аралдарды ээлеген.

Кызылкумдун айрым жайларында сөксөөлдөрдөн турган **чөл токойлору** да кезигет.

Жапайы жаныбарлардын көп бөлүгү токойлордо жашашат. Токойлордо жолборс, аюу, карышкыр, түлкү, маймыл сыйктуу ири жаныбарлар жашайт. Абаны кычкылтек менен байытууда токойлордун мааниси өтө чоң. Токойлор жыгач-тактай запасы да болуп саналат. Имараттарды курууда, мебель жана башка буюмдарды жасоода негизинен токой дарактары иштетилет. Кагаздар да токой дарактарынын продукциясы эсептелет.

Токойлор ээлеген аянттар азайып кетсе, табиятка олуттуу зыян жетет. Мунун алдын алуу максатында токойлор ээлеген аянттардын кескин кыскарып кетүүсүнө жол койбостук, кесилген дарактардын ордуна көчөт эгип, токойду калыбына келтирүү зарыл.

Соңку мезгилдерде токойдогу кесилген дарактардын ордуна анын көчөттөрү эгилүүдө. Кээ бир жерлерде көчөттөр эгилип, жасалма токойлор түзүлүүдө.



**Таяныч сөздөр:** токой, тоо токою, бадалдуу токой, чөл токою.



1. Токой деп кандай жерге айтылат?
2. Токойлордо негизинен кандай дарактар өсөт?
3. Токойлордо кандай ири жаныбарлар жашайт?
4. Өлкөбүздөгү токойлор жөнүндө эмнелерди билесин?
5. Токойлорду коргоо үчүн кандай иштер аткарылат?



Дептерине токойлордун маанисин, кандай тармактарда иштетилишин жаз.



## ОЗБЕКСТАНДАГЫ ТАБИГЫЙ БАЙЛЫКТАР

Адам дүйнөгө келгенден бери табият койнунда жашайт. Өз керектөөлөрүн кандыруу үчүн табигый байлыктардан пайдаланылат.

**Табигый байлыктар, бул – адамдардың жашоосу, материалдық жана руханий керектөөлөрүн кандырышы үчүн зарыл болгон, аны курчап турган табигый чөйрөнүн курамдық бөлүктөрү болуп саналат.**

Табигый байлыктарга Күндүн энергиясы, Жердин ички жылуулугу, суу, аба, жер асты байлыктары, өсүмдүктөр, топурактар, жаныбарлар дүйнөсү кирет.

Табигый байлыктар үч түргө бөлүнөт: түгөнүүчү, түгөнбөөчү жана түгөнүп кайра калыбына келүүчү. Түгөнүүчү табигый байлыктарга, негизинен, жер асты байлыктары кирет.

Түгөнбөй турган табигый байлыктарга Күндүн нуру, Жердин ички жылуулугу, аба, суу жана башкалар



тиешелүү. Журтубуз, айрыкча Күн нурларына бай. Анткени жыл бою булуттуу күндөр аз болуп, Күн нурун чачып турат. Ошондуктан да мамлекетибиз «күнөстүү өлкө» деп аталат. Бүгүнкү күндө Күн нурларынан көп өлчөмдө электр энергиясы алынууда.

Мамлекетибизде суу бардык жерде бирдей бөлүштүрүлбөгөн. Мөлтүр суулуу, суусу көп дарыялар негизинен тоолуу аймактарда жайгашкан (46–47-беттердеги 26-сүрөт). Ал эми түздүк бөлүгүндө суу булактары өтө сейрек, калктын керектөөсүн кандырууга аздык кылат. Ошон үчүн сууну абдан үнөмдөп, андан туура пайдаланышыбыз керек.

Кайра калыбына келе турган табигый байлыктарга өсүмдүктөр, жаныбарлар, топурактар кирет. Алар адам тарабынан көп пайдаланылыши натыйжасында азайып, жок болушу мүмкүн. Бирок белгилүү бир убакыт пайдаланылбай турулса же каралса дагы өз абалына кайтат. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин аймагында өсүмдүктөрдүн 4500 гө жакын түрү, жаныбарлардын 15700 гө жакын түрү бар. Бирок алардын көпчүлүгү жоголуп кетүү алдында. Ошол себептен улам өсүмдүк жана жаныбарлардан этияттык менен пайдалануу зарыл.

Айныкса, топурак катмарынын кайра калыбына келиши өтө кыйын. Анткени ал азыркы абалга келгенче минч жылдар керек. Ошондуктан топуракты жуулуп кетүүдөн жана ар түрдүү таштандылар менен булгануусунан коргоп пайдалануу керек.



**Таяныч сөздөр:** табигый байлыктар, түгөнө турган табигый байлыктар, түгөнбөй турган табигый байлыктар, кайра калыбына келе турган табигый байлыктар.





1. Табигый байлыктар деп эмнеге айтылат?
2. Табигый байлыктарга эмнелер кирет?
3. Түгөнө турган табигый байлыктарга мисал келтир.
4. Түгөнбөй турган табигый байлыктарга эмнелер кирет?
5. Кайра калыбына келе турган табигый байлыктарды эмне үчүн коргоо керек?



Дептерине өз журтуңда кандай табигый байлыктар бар экендигин жана алардан пайдалануу жөнүндөгү маалыматтарды жаз.



## ӨЗБЕКСТАНДЫН КОРУКТАРЫ

Кийинки жүз жыл ичинде жер жүзүнүн калкы тез темпте ашты. Чоң жерлер эгин аянттарына айланышылды, шаар жана айылдар, ишканалар курулду. Булардын бардыгы адыр, чөл жана токойлор ээлеген жерлердин өздөштүрүлүшүнүн эсеби-нен ишке ашырылууда. Натыйжада Жер жүзүндөгү табигый өсүмдүктөрдүн капитасы азайып кетти. Мисалы, өлкөбүздө жаңгак, мисте, бадам, долоно сыйктуу мөмөлүү дарактар, барбарис, писком пиязы, анзур, каракант, сыйктуу дары болумдуу өсүмдүктөр азайып барууда.

Адыр, чөл жана токойлордун өздөштүрүлүшү натыйжасында жаныбарлар дүйнөсүнө өтө чоң зыян жетти. Жаныбарлардын бир канча түрлөрү жоголуп, көптөгөн түрлөрү азайып кетти. Кәэ бир жаныбарлардын азайып, сейрек болуп калгандыгы себеп «Өзбекстан Республикасынын Кызыл китеби»не киритилген.



Инсандын табиятка терс таасириң белгилүү бир аймакта тыюу салуу, жоголуп бара жаткан жаныбар жана өсүмдүк түрлөрүн коргоо жана көбөйтүү максатында **коруктар** уюштурулган.

**Корук — табияты бай болгон жайларды коргоого алуу үчүн атайын ажыратылган чоң аянт.**

Коруктарда жаныбарлар жана өсүмдүктөр көзөмөлгө алынат. Сейрек кездешүүчү жаныбар жана өсүмдүк түрлөрүнүн саны көбөйтүлүп, табиятты нукура абалында сактоого аракет кылышат.

Коруктарда жер асты байлыктары, дарыялар жана башка табият байлыктары да коргоого алынат.

Коруктар көптөгөн мамлекеттерде да түзүлгөн.

Өзбекстандын аймагында 9 корук жана 1 биосфера резерваты түзүлгөн. Алардын аты жана каерде жайгашканыгы Өзбекстан Республикасы табигый картасында көрсөтүлгөн (46–47-беттердеги 26-сүрөт).

**Биосфера резерваты – биологиялык ар түрдүүлүкту сактоо, табигый байлыктардан туура пайдалануу үчүн корголо турган табигый аймак.**

Өлкөбүздөгү коруктарда «Өзбекстан Республикасынын Кызыл китеби»не киргизилген ар түрдүү өсүмдүктөр жана сейрек кездешүүчү жаныбарлар корголот (49-сүрөт). Алар жөнүндө кийинки темада билип аласын.





1



2



5



3



4

**49-сүрөт.** Өзбекстан коруктарындағы кээ бир жаныбарлар:  
1 – доңуз; 2 – тұлқұ; 3 – Түркстан сұлөөсүн; 4 – кекилик;  
5 – хангұл (Бухара бугусу).



Өзбекстан Республикасынын табигый картасынан мамлекетибиз аймагындағы коруктар әзлеген жайларды көрсөтүп чык.



**Таяныч сөздөр:** Корук, резерват.



1. Инсандын табиятка таасири жөнүндө айтып бер.
2. Өлкөбүздө сейрек болуп калған өсүмдүк жана жаныбарларга мисалдар келтир.
3. Коруктар кандай максатта уюштурулат?
4. Өзбекстан аймагында кандай коруктар бар?
5. Корук деп кандай жерлерге айтылат?



Өлкөбүз аймагындағы коруктардың жайгашкан ордун жазуусуз картада белгилеп чык.



## МЕКЕНИБИЗДИ БОЙЛОЙ САЯКАТ



### МЕКЕНИБИЗДИН КАРТАСЫНЫН ЖАНЫНДА

Дүйнөнүн саясий картасында Мекенибиз – Өзбекстан Республикасынын аймагы да өзүнчө көзгө байкалып турат. Өзбекстандын аймагы батыштан чыгышка карай 1 400 км, тұндүктөн түштүккө карай 925 км ге созулған. Мамлекетибиздин жер аяны 448 900 кв. км ди түзөт.


Өзбекстан мамлекети тұндүк жана батыш жактан Казакстан, түштүк жактан Түркмәнстан жана Оғанстан, чыгыш жактан Тажикстан жана Кыргызстан мамлекеттери менен чектеш (50-сүрөт).

Өзбекстан Республикасынын калкы 31 миллион 500 миң кишиден ашуун. Борбордук Азия мамлекеттеринин арасында калкы эң көп мамлекет, бул – Өзбекстан Республикасы болуп саналат.

Өзбекстан Республикасы административдик жактан Ташкент шаары, жана 12 облус Каракалпакстан Республикасына бөлүнгөн.

Өзбекстан Республикасынын административдик картасында Ташкент шаары, Каракалпакстан Республикасынын аймагы жана борбору, облустардын аймагы жана борборлору көрсөтүлгөн. Картада жанаша жайгашкан Каракалпакстан Республикасы жана облустар ээлеген аймагы түрдүү түстөр менен сүрөттөлгөн.





Өзбекстан Республикасынын административдик картасынан Каракалпакстан Республикасы жана ар бир облус каерде жайгашкандығы, аймагынын чондугу жана чектеш коншулары жөнүндө маалыматтарды алуу мүмкүн.

Каракалпакстан Республикасы жана ар бир облус райондорго, райондор айылдарга, айылдар болсо маалелерге бөлүнгөн. Административдик картада борбордук шаарлардан башка шаарлар, о.э. райондор, айылдар жана маалелердин аймагы көрсөтүлбөгөн.

Мамлекетибиздин шаарлары, райондору жана айылдарынан өткөн жана аларды байланыштырып туроочу автомобиль жолдору өтө көп. Өзбекстан Республикасынын административдик картасында Ташкент шаары, Каракалпакстан Республикасынын борбору жана облустардын борборлорун бири-бири менен туташтырып туроочу негизги автомобиль жолдору көрсөтүлгөн.

Сени менен чогуу Мекенди бойлой саякатыбызды Ташкент шаары жана Ташкент облусунун табият койнуна саякат кылуу менен баштайбыз. Андан соң Фергана өрөөнүнө жол алабыз. Ташкент облусу менен Фергана өрөөнүнүн чек арасында Курама тоо кыркасы бой көтөргөн. Өрөөнгө өтүү үчүн тоолордун арасынан ашып өтүү керек болот. Тоолорду ашып өтө турган жай ашуу же **дабан** деп аталат. Ташкент облусунан Фергана өрөөнүнө Курама тоо кыркасынын Камчык дабанынан өтүлөт (51-сүрөт).

Дабандан өтүп, Наманган, Андижан жана Фергана облустарына жол алынат. Дагы Камчык ашуусу





### 51-сүрөт. Камчык дабаны.

аркылуу Ташкентке кайтып келинет. Андан соң түштүк жана батыш жакка жол алып, Сырдаряя, Жызак, Самарканд, Кашкадаряя, Сурхандаряя, Бухара, Навайй облустары, Каракалпакстан Республикасы, Харезм облусунун табияты менен таанышылат.



Административдик картадан коңшу мамлекеттер менен чек араларын, кандай административдик аймактарга бөлүнгөндүгүн көрүп чык.



1. Өзбекстан кайсы мамлекеттер менен чектеш?
2. Мамлекетибиздин аянты канча?
3. Мамлекетибиз батыштан чыгышты көздөй, түндүктөн түштүккө карай канча км га созулган?
4. Калкынын санын айтып бер.
5. Өзбекстан административдик жактан кандай аймактарга бөлүнгөн?



Жазуусуз картада Каракалпакстан Республикасы, ар бир облустун аймагын түрдүү түстөр менен боё жана алардын атын жазып чык.



## ТАШКЕНТ ШААРЫ ЖАНА ТАШКЕНТ ОБЛУСУ

**Ташкент шаары** – мамлекетибиз Өзбекстандын борбору. Шаардын жер аяны 328 кв. км, калкы 2 миллион 393 мин қишиден ашуун.

Чырчык дарыясынан суу алуучу Бозсуу, Салар, Анхар, Карасуу, Бөрүжар, Актепа, Каракамыш жана башка каналдар шаардан агып өтөт.

Калкты Жер жүзүнүн ар түрдүү өсүмдүктөрү менен тааныштыруу максатында шаарда Ботаника багы уюштурулган. 64 гектар жер аянын ээлеген бакта өсүмдүктөрдүн 6000 дән ашуун түрү жана сорттору өстүрүлөт. Бул өсүмдүктөрдүн көп түрлөрү башка өлкөлөрдөн келтирилген. Ботаника багына келген балдар өсүмдүктөр дүйнөсүн суктануу менен көрүшөт. Айрыкча, бакта өстүрүлүп жаткан түрдүү жоогазындар балдардын көзүн куунатат.

Эгемендүүлүк доорунда Ботаника багынын жанынан чоң жер аянын ажыратылып, ушул жайда Ташкент зоопаркы кайра уюштурулган (52-сүрөт). Зоопаркта 249 түрдөгү 3000 дән ашуун жаныбарлар сакталат жана каралат. Бул жаныбарлар Жер жүзүнүн түрдүү жайларынан келтирилген. Зоопарктагы жаныбарларды балдар кызыгып көрүшөт.

Шаарда ондон ашуун эс алуучу бактар бар. Эс алуучу бактарда түрдүү декоративдүү дарактар бой көтөрүп турат. Бактарда түрдүү аттракциондук курулмалар бар. Ташкенттеги эс алуучу бактардын эң чоңу Алишер Наваий атындагы Өзбекстан улуттук багы болуп өсептелет (53-сүрөт). Сейилбак жана көчөлөрдүн четтериндеги түрдүү декоративдүү





**52-сүрөт.** Ташкент зоопаркы



**53-сүрөт.** Алишер Навай атын-дагы Өзбекстан улуттук багы.

дарактар жана гүлзарлар шаарды андан да көрктөндүрөт.


Ташкент дүйнөдөгү эң байыркы шаарлардан бири болуп саналат. Борбордо Темурийлер тарыхы мамлекеттик музейи, Өзбекстан тарыхы музейи жана башка түрдүү музейлер, театrlар, маданият борборлору бар.

Ташкент Өзбекстан Республикасынын саясий-административдик борбору да болуп эсептелет. Бул жерде мамлекетибиздин Президентинин резиденциясы, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси, Министрлер Кабинети, чет мамлекеттердин әлчиликаналары жайгашкан.

Сонку жылдарда жаратуучулук жана көрктөндүрүү иштери себеп Ташкент дүйнөдөгү эң салабаттуу жана кооз шаарлардын катарына кошулду.

**Ташкент облусунун** жер аяны – 15300 кв. км, калкы – 2 миллион 794 мин кишиден ашуун. Облуста Чырчык, Ангрен, Бекабад, Алмалык, Янгийул, жана башка шаарлар бар (54-сүрөт).





**54-сурөт.** Ташкент облусунун табигый картасы.

Ташкент облусунун чыгыш бөлүгүн Каржантоо, Угам, Талас алатоосу, Писком, Чаткал, Курама тоо кыркалары курчап турат. Тоолордун арасында көп айылдар бар.

Ташкент облусунда жайда температура +38°С тегерегинде, кышында –15°С ка чейин суук болот.

Сырдарыя, Чырчык жана Ахангаран сыйактуу дарыялар облусту суу менен камсыздайт. Чырчык дарыясына курулган Чарвак суу сактагычынын мааниси чоң.

Облустун чоң бөлүгүн ээлеген тоолор бай табиятка ээ. Тoo жан боорлорунда жоогазын, кызгалдак, ышкын, Писком пиязы, кызыл эремурус, бадам, мисте, долоно, тоо алчасы, барбарис, арча, жаңгак жана башкалар өсөт.

Дарыя жәэктериндеги токойлордо чөөбөрү, коён, жапайы өрдөк, каз жана кыргоолдор жашайт. Түздүк жана тоо этектеринде кескелдирик, жылан, сары чычкан, таш бака, о.э., түлкү, карышкыр, кашкулак, кекилик кездешет.

Табиятты коргоо үчүн **Чаткал мамлекеттик биосфера коругу** уюштурулган. Корук Чаткал тоо кыркасынын батыш бөлүгүндө жайгашкан.

Коруктун аймагында күрөң аюу, ак тырмактуу аюу, Сибирь тоо эчкиси, бугу, донуз, кабылан, көк суур, кызыл карышкыр, Түркстан сүлөөсүнү, жайра, жору, кара жору, бүркүт сыйактуу жаныбарлар коргоого алынган.

Угам жана Чаткал тоо кыркаларынын аралығындағы чоң аймакты **Угам-Чаткал улуттук табият базы** түзөт. Бул жайларда балдар жана чондордун эс алуусу үчүн көптөгөн эс алуучу жайлар курулган.

Ташкент облусунун аймагында алтын, жез, күрөң көмүр, мрамор, гранит, акиташ сыйактуу кендери бар.





57-сүрөттөн Ташкент облусунун аймагын, анын чек араларын, облус аймагындагы тоо кыркаларын, негизги дарыя, суу сактагышы жана шаарларды көрсөт.



1. Ташкент шаары ээлеген аянтты жана калкынын санын айтып бер.
2. Борбор шаардын көңүл бураарлық жайлары жөнүндө әмнелерди билесинч?
3. Картадан Ташкент облусу аймагындагы тоолор, дарыя жана суу сактагыштар жөнүндө айтып бер.
4. Облустун өсүмдүк жана жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө әмнелерди билесинч?
5. Ташкент облусунда кандай пайдалуу казылма кендери бар?



Жазуусуз картада Ташкент облусунун аймагын боё, негизги шаарлардын аттарын жаз.



## НАМАНГАН, АНДИЖАН ЖАНА ФЕРГАНА ОБЛУСТАРЫНЫН ТАБИЯТЫ

**Наманган облусунун** аяты түздүк болуп, түндүк жагы Чаткал жана Курама тоо кыркалары менен курчалган. Облустун жер деңгээли деңиз деңгээлинен 350–800 м бийикте.

Наманган облусунун ээлеген аяты – 7400 кв. км, калкы – 2 миллион 603 мин кишиден ашуун. Борбору – Наманган шаары. Ошону менен бирге Чуст, Касансай жана башка шаарлары да бар.

Облустун эң чоң дарыясы – Сырдария. Ал Нарын жана Карадарыянын кошулуусунан пайдалот. Чаткал тоолорунан ағып түшө турган



кичи тоо дарыялары Нарын жана Сырдарыяга куюлат. Облуста Касансай, Чартак, Эскиер суу сактагычтары, Ахунбабаев, Тұндүк Фергана, Чоң Наманган каналдары казылган.

Облус аймагында алтын, күмүш, нефть, табигый газ, мрамор, гранит, акита什 кендері бар.

**Андижан облусунун** жер бети негизинен тұздуктөн турат. Батыш бөлүгүнүн дениз деңгээлиниң бийиктиги 400–500 м. Чыгыш жагы Фергана жана Алай тоо қыркаларына туташып кеткен. Андижан мамлекетибиздин әң چыгышында жайгашкан облус.

Андижан облусунун әэлеген аяны – 4200 кв. км, калкы – 2 миллион 910 миң кишиден көп. Облустун борбору – Андижан шаары. Ошондой эле, Асака, Пахтаабад жана башка шаарлар да бар. Асакада Борбордук Азиядагы әң чоң автомобиль куруучулук компаниясы жайгашкан. Компанияда «Nexia», «Lascetti», «Matiz», «Spark», «Kaptiva», «Kobalt» сыйктуу дүйнө базарынан орун алган автомобилдер иштеп чыгарылат.

Облуста Чоң Фергана каналы, Тұштүк Фергана, Чоң Андижан, Савай, Андижансай, Шархансай жана башка каналдар кызылган. Карадарыяда Андижан суу сактагычы курулган.

Бул аймакта нефть, табигый газ, акита什 жана башка пайдалуу казылма кендер бар.

Андижан облусунда 5 әс алуу багы, көптөгөн сейилбактар бар. Эгемендүүлүк жылдарында Андижан шаарында Бабур улуттук багы жана Чолпон багы курулду.

**Фергана облусунун** да жери негизинен тұздуктөрдөн турат. Тұндүк бөлүгүндө адырлар



бар. Тұштүк бөлүгү болсо Алай тоо кыркасынын этеги болуп эсептелет.

Аянты – 6800 кв. км, калкы – 3 миллион 500 миң кишиден ашуун. Борбору – Фергана шаары. Ошондой эле, Кокон, Марғылан сыйктуу шаарлар бар.

Облустун Тажикстан менен чек арасы бойлоп Сырдарыя ағып өтөт. Алай кыркасынан Исфара, Сох, Шахимардан, Исфайрамсай дарыялары ағып түшөт.

Фергана облусу аймагында нефть, табигый газ, акиташ, гипс кендері бар.

Наманган, Андижан жана Фергана облустарын өз ичине алған Фергана өрөөнүн курчап турған тоолор муздак жана ным абаларды бир аз тосуп турат. Ошондуктан өрөөндүн климаты ысық жана кургагыраак. Кышында орточо температура  $-2^{\circ}\text{C}$  ту түзөт. Жайда климат ысық жана кургак болот. Температура  $+42^{\circ}\text{C}$  ка чейин көтөрүлөт.

Фергана өрөөнүнүн борбордук бөлүгүн шорлуу жана кумдуу жерлер түзөт. Шорлуу жерлерде пашмак, балыккөз, шоро, тамариск, кумдуу жерлерде болсо сөксөөл, жизгүн, коёнсөөк сыйктуу өсүмдүктөр өсөт. Бул жайларда кескелдирик, кашкулак, кошбут, түрдүү жыландар жана курт-кумурскалар бар.

Өрөөн адырларында жоогазын, кызгалдак, күрөнбаш, буудайык, горчак, ботокөз, шальфей, сары чай сыйктуу өсүмдүктөр өсөт.

Фергана өрөөнүнүн тоо алды жана адырларында жаан көбүрөк жаайт. Ошондуктан бул жайлар өсүмдүктөргө бай. Тоо жан боорлорунда бадам, долено, мисте, арча, терек сыйктуу бадал жана





**55-сүрөт.** Фергана өрөөнүн жемиштери: 1 – коон жана дарбыздар; 2 – алма; 3 – өрүк; 4 – анар; 5 – жүзүм.


дарактар өсөт. Тоолордо кашкулак, карышкыр, түлкү сыйктуу жаныбарлар кездешет.

Бүгүнкү күндө адырлардын чоң бөлүгү өздөштүрүлгөн. Ал жерлер эгин аянттарына, бактарга айландырылган. Өрөөндө жетиштирилген өрүк, алма, жүзүм, анар, коон-дарбыздар өтө таттуу (55-сүрөт).



1. 56-сүрөттөгү картадан өрөөндүн ар бир облусу менен чектеш мамлекет жана облустарды көрсөт.
2. Фергана өрөөнүн курчап турган тоо кыркаларын, өрөөндөгү негизги дарыя, канал, суу сактагыч, шаарларды көрсөт жана алардын аттарын айт.
3. Өрөөндө кандай пайдалуу казылма кендери бар экендигин аныкта?





### 56-сүрөт. Фергана өрөөнүн табигый картасы.

2. Өрөөн облустарынын ээлеген аяты, калкынын саны, борбордук жана негизги шаарларын айтып бер.
3. Фергана өрөөнү облустарында кандай пайдалуу казылма кендери бар?
4. Өрөөндө кандай өсүмдүктөр өсөт?
5. Өрөөндүн жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө эмнелерди билесин?



56-сүрөттөгү картадан пайдаланып, жазуусуз картада өрөөндүн облустарынын аймагын түрдүү түстөрдө боё. Негизги шаар, дарыя жана каналдардын аттарын жаз.



## СЫРДАРЫЯ, ЖЫЗАК ЖАНА САМАРКАНД ОБЛУСТАРЫНЫН ТАБИЯТЫ

Ташкент облусунун батышында **Сырдарыя облусу** жайгашкан. Облустун аянты 5400 кв. км, калкы 790 минд кишиден көп. Сырдарыя облусунун борбору – Гулистан шаары. Облуста Сырдарыя, Янгиер, Хавас жана башка шаарлар да бар.

Сырдарыя облусунун аймагында тоолор жок. Жери түздүктөрдөн турат. Облустун аймагын суу менен камсыздай турган негизги дарыясы – Сырдарыя. Каналдардан эң чоңу – Достук каналы.

**Жызак облусунун** аянты 21100 кв. км, калкы 1 миллион 276 минден ашык. Облустун борбору – Жызак шаары. Облуста Пахтакар, Даштабад жана башка шаарлар бар.

Жызак облусунун түштүгүндө Малгүзар тоосу жана Түркстан тоо кыркасы, батышында болсо Нурага тоо кыркасы жайгашкан. Облустун негизги суу булактары Сырдарыя дарыясынан суу ала турган каналдар о.э. Сангзар дарыясы болуп саналат. Сангзар дарыясына Жызак суу сактагычы курулган.

Айдаркөлдүн чоң бөлүгү, о.э., Арнасай жана Тузкен көлдөрү Жызак облусунун аймагында жайгашкан. Көлдөрдүн боюнда илегилек, фламинго жана башка канаттуларды кезиктируүгө болот (57-сүрөт).

Облус аймагында алтын, күмүш, мрамор, гранит, акиташ жана башка пайдалуу казылма көндери бар.

**Самарканда облусу** Түркстан жана Зарафшан тоо кыркаларынын батыш жанбоорунда жайгашкан. Облустун түндүгүнө Нурага тоо кыркасы жана Актоо кирип келген.






1



2



3

**57-сүрөт.** Айдаркөл (1), анын айланасында жашоочу илегилектер (2) жана фламинголор (3).

Самарканд облусунун аянты 16800 кв км, калкы 3 миллион 583 мин адамдан көп.

Облустун негизги дарыясы – Зарафшан. Ошону менен бирге, Даргам, Нарпай, Оң жәэқ, Сол жәэқ, Борбордук магистраль, Зарафшан, Эски Анхар каналдары, Каттакоргон суу сактагычы бар.

Облуста алтын, вольфрам, нефть, табигый газ, мрамор, гранит, акита什 сыйктуу пайдалуу казылма кендери бар.

Облустун борбору — дүйнөгө таанылган байыркы Самарканд шаары болуп саналат (58-сүрөт). Облуста Каттакоргон, Ургут, Акташ, жана башка шаарлар да бар.

Сырдария, Жызак жана Самарканд облустарында жайда аба ысык жана кургак болот. Абанын температурасы июль айында +38°C тегерегинде, кәэде +42°C ка чейин көтөрүлөт. Январда орточо температура –4°C ту түзөт. Айрым күндөрү температура –20°C ка чейин төмөндөйт.

Бул облустар аймагынын бир бөлүгү чөлдөргө туура келет. Мырзачөл жана Карнабчөлдө шорөзөк, өлөн чөп, шыбак, чалов, шоро, жылгын, жантак сыйктуу



### **58-сүрөт.** Самарканд. Регистан аяны.

өсүмдүктөр өсөт. Карнабчөлдүн кумдуу жайларында ак жана кара сөксөөл, жизгүн, черкез, коёнсөөк, селин, ылак жана башка өсүмдүктөр кездешет.

Чөлдөрдө кошбут, кашкулак, кумчычкан, кирпи, коён, түлкү, кескелдирик, жылан, сары чычкан, фаланга, каракурт кездешет. Күштардан илегилек, торгой, сопуторгой, кыргоол, чүлдүк сыйактуулар мекендешкен.

Тоолуу аймактарда арча, ит мурун, жаңгак, ыргай, барбарис, мисте, бадам, долоно сыйактуулар өсөт. Бул жерлерде кийик, тоо эчкиси, карышкыр, аюу, донуз, бөдөнө, булбул, кекилик, кузгун, ылаачын, бүркүт кездешет.

Чөлдөрдүн чоң бөлүгү өздөштүрүлгөн. Бул жерлерден мол түшүм алынат.

Табиятты коргоо максатында Жызак жана Самарканд облустарында З корук уюштурлган. ***Нурата тоо-жаңгак мамлекеттик коругу***, Нурата тоо кыркасынын түндүк жанбоорунда жайгашкан. Корук жаңгактын баалуу жана сейрек кездешүүчү

түрлөрүн, «Өзбекстан Республикасынын Кызыл китеби»не киргизилген Северцов кою – аркардын сонун жана сейрек кездешүүчү үйүрлөрүн коргоо үчүн уюштурулган. Корукта бадам, арча сыйактуу дарактар, жаныбарлардан Кызылкүм кою, жайра, бүркүт, кыргый, эчкемер, кара жору, жыланкор жана башкалар коргоого алышкан.

Түркстан тоо кыркасынын түндүк жанбоорунда **Замин мамлекеттик коругу** жайгашкан. Корук арчалуу токойзарды, ага мүнөздүү болгон жаныбарлар дүйнөсүн үйрөнүү жана коргоого алуу максатында уюштурулган. Корукта жаныбарлардан күрөң аюу, сүлөөсүн, илбирс, тоо эчкиси, кара илегилек, бүркүт, түрдүү курт-кумурскалар, мисалы, сейрек кездешүүчү көпөлөктөр корголот.

Зарафшан дарыясынын боюнда токойзар комплексин коргоого алуу жана кайра калыбына келтириүү максатында **Зарафшан мамлекеттик коругу** уюштурулган. Корукта кашкулак, жайра, кундуз, фазан жана башкалар коргоого алышнат.

Түркстан тоо кыркасынын түндүк жанбоорунда курулган **Замин улуттук табият бағына** келгендер табияттан баар алышат.




1. 59-сүрөттөгү картадан Сырдарья, Жызак жана Самарканд облустарынын аймагын о.э. алардын чек араларын көрсөт.

2. Бул облустардагы негизги шаар, дарыя, канал жана суу сактагычтарын картадан көрсөт.



1. Сырдарья, Жызак, Самарканд облустары менен чектеш мамлекет жана облустарды картадан аныкта.





**59-сүрөт.** Сырдария, Жызак жана Самарканд облустарынын табигый картасы.

2. Бул облустардын ар биринин ээлеген аянын, калкынын санын жана негизги шаарларын айтып бер.
3. Жызак жана Самарканд облустары аймагында кандай пайдалуу казылмалар бар?
4. Облустарда кандай өсүмдүктөр өсөт?
5. Бул облустардын жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө эмнелерди билесиң?



Сырдария, Жызак жана Самарканд облустарынын табигый картасынан пайдаланып, жазуусуз картада бул облустардын аймагын түрдүү түстөрдө боё.



## КАШКАДАРЫЯ ЖАНА СУРХАНДАРЫЯ ОБЛУСТАРЫНЫН ТАБИЯТЫ

**Кашкадарыя облусун** Хисар тоо кыркасы Сурхандарыя облусунан бөлүп турат. Облустун аянты 28600 кв. км, калкы 3 миллион 25 мин кишиден ашуун. Борбору — Каршы шаары. Касан, Шахрисабз, Китаб, Чыракчы, Камашы, Гузар, Мубарак, Яккабаг жана башка шаарлар да бар.

Облустун негизги дарыясы – Кашкадарыя. Облус аймагын суу менен камсыздоо үчүн Таллимаржан, Чымкоргон, Пачкамар сыйктуу суу сактагычтары, Каршы магистраль, Эски Анхар сыйктуу каналдар казылган.

Кашкадарыя облусу аймагында нефть, табигый газ, аш тuzu, мрамор сыйктуу пайдалуу казылма кендери бар.

**Сурхандарыя облусунун** аянты 20100 кв. км, калкы 2 миллион 411 мин адамдан ашуун.

Сурхандарыя облусу аймагында Байсунтоо, Бабатоо, Хисар жана Көхитанттоо кыркалары бар. Амударыя, Сурхандарыя, Шерабат, Тополон сыйктуу дарыялар агып өтөт. Түштүк Сурхан, Тополон сыйктуу суу сактагычтары курулган. Өздөштүрүлгөн жерлерге суу чыгаруу үчүн болсо Шерабат, Заң жана башка каналдар казылган.

Нефть, табигый газ, ташкөмүр, аш тuzu, мрамор, акиташ облустагы негизги пайдалуу казылма кендери эсептелет.

Облустун борбору — Термез шаары. Денов, Байсун, Шорчу, Шерабат, Жаркоргон жана башка шаарлар да бар.



Кашкадарыя облусунун батыш бөлүгүн Карши чөлү әэлеген. Чөлдүн кумдуу жайларында жизгүн, ылак, селин, каврак, кызыл кандым, сөксөөл, чополуу жерлеринде болсо шыбак, шоро, минбаш, түрдүү машактуу өсүмдүктөр учурайт.

Кашкадарыя жана Сурхандарыя облустарынын адырларында жылгын, буудайык, каврак, астрагал сыйктуулар өсөт.

Тоо жанбоорлору эремурас, равач, ит мурун, бадам, мисте, долоно, арча, жаңгак, зараң, кайың сыйктуулар менен капиталган.

Чөлдөрдө сары сыйкан, кошаяк, кескелдирик, эчкемер, жылан, карышкыр, түлкүлөр бар (60-сүрөт). Дарыя жәэктериндеги токойзарларда чөөбөрү, кыргоол, токой мышыгы кезигет. Тоолуу аймактарда сүлөөсүн, аюу, кабылан, кийик, тоо эчкиси, тоо кою, кашкулак, донуз, суусар, жайра сыйктуу жаныбарлар жашайт.

Кашкадарыя жана Сурхандарыя аймактарынын тоолуу бөлүктөрүндө сейрек кездешүүчү өсүмдүк жана жаныбарларды коргоо максатында коруктар түзүлгөн.

Мамлекетибиздин түштүк бөлүгүндө – Көхитаңтоо кыркасында **Сурхан мамлекеттик коругу** жайгашкан. Корукта бурама мүйүздүү эчкиси, аркар, Түркстан сүлөөсүнү, ак тырмактуу аюу, кабылан, кобра жылан, бүркүт сыйктуулар коргоого алынат.

Хисар тоо кыркасынын батыш бөлүгүндө **Хисар мамлекеттик коругу** түзүлгөн (61-сүрөт). Корукта ак тырмактуу Хисар аюусу, кар кабыланы, тоо эчкиси, донуз, кекилик, Түркстан сүлөөсүнү, кийик сыйктуу сейрек жаныбарлар коргоого алынган.





**60-сүрөт.** 1 – кошаяк;  
2 – кескелдирик;  
3 – карышкыр; 4 – тұлқу.

**61-сүрөт.** Хисар  
мамлекеттик  
коругундагы тоо әчкилери.


Зарафшан тоо кыркасынын батыш аскаларында **Китаб мамлекеттик геология коругу** жайгашкан. Корук негизинен тоону түзгөн тектерди үйрөнүү жана коргоого алуу максатында уюштурулган. Корукта Түркстан көз айнектүү жыланы, әчкемер, таш бака, бүркүт, кекилик сыйктуулар да коргоого алынган.

Кашкадарыя жана Сурхандарыя облустары мамлекетибиздин эң түштүк жана эң ысык аймактары болгондуктан, курма, анар, анжир жана башка ысыкты сүйүүчү мөмөлөр да жетиштирилет.



1. 62-сүрөттөгү картадан Кашкадарыя жана Сурхандарыя облустары ээлеген аймактарды о.э. алардын чек араларын көрсөт.
2. Бул облустардын аймагындагы тоолор, негизги дарыя, канал жана суу сактагычтарын картадан көрсөт.
3. Кашкадарыя жана Сурхандарыя облустарында кендер каерде жайгашканыгын көрсөт.





**62-сүрөт.** Кашкадарыя жана Сурхандарыя облустарынын табигый картасы.



1. Кашкадарыя жана Сурхандарыя облустары менен чектеш мамлекет жана облустарды картадан көрсөт.
2. Бул облустардын ар биринин ээлеген аяты, калкынын саны, негизги шаарларын айтып бер.
3. Бул облустардын аймагында кандай пайдалуу казылмалар бар?
4. Облустардын өсүмдүк жана жаныбар дүйнөсү жөнүндө эмнелерди билесин?



Жазуусуз картада бул облустардын аймагын түрдүү түстөрдө боё.



## БУХАРА ЖАНА НАВАЙИ ОБЛУСТАРЫНЫН ТАБИЯТЫ

**Бухара облусунун** аянты 39 400 кв. км, калкы 1 миллион 815 минден ашуун. Облустун борбору – Бухара дүйнөгө таанымал байыркы шаар (63-сүрөт).

Бухара облусунда Каган, Рамитан, Вабкент, Гиждуван, Каракөл, Алат сыйяктуу шаарлар да бар.

Облустун негизги дарыялары – Амударья жана Зарафшан. Бул дарыялардан чыга турган канал жана арыктар Бухара облусун суу менен камсыздайт.

Облус аймагында алтын, нефть, табигый газ, мрамор, гранит, акиташ, гипс сыйяктуу пайдалуу казылма кендери бар.



**63-сүрөт.** Бухара. Минараи Калан.



**Навай облусунда** Кулжуктоо, Жетимтоо, Тамдытоо, Казактоо, Авминзатоо, Бөкөнтоо тоолору бар.

Облус аймагынын аянты 111000 кв. км, калкы 927 миң киши, борбору – Навай шаары (64-сүрөт). Зарафшан, Нурата, Үчкудук, Мурунтоо сыйктуу шаарлар да бар.

Негизги суу булагы – Зарафшан дарыясы. Облусту суу менен камсыздоодо Куйимазар, Тодакөл суу сактагычтары, Канимех каналынын мааниси чоң.

Навай облусунда алтын, күмүш, вольфрам, нефть, табигый газ, мрамор сыйктуу пайдалуу казылма кендери бар.

Бухара жана Навай облустарынын чоң бөлүгүн Кызылкум чөлү ээлеген. Чөлдүн чополуу такыр жерлеринде жаз айларында конурбаш, иксиолирион, байчечекей, жылтырбаш, жоогазын, каврак сыйктуулар дүркүрөп өсөт. Жай башталаары менен кургайт. Кийин кара сөксөөл, жантак, жылгын, балыккөз, шыбак сыйктуу өсүмдүктөр өсө берет. Кумдуу жайларында жизгүн, ак сөксөөл, коёнсөөк, кандин, селин сыйктуу өсүмдүктөр кезигет.

Адырлар жазда анзур пиязы, конурбаш, иксиолирион, байчечекей, жоогазын, кызгалдак, буудайык, каврак сыйктуу өсүмдүктөр менен капталат. Тоо жанбоорлорунда бадам, ит мурун, долоно өсөт.

Кызылкумда кескелдирик, кошаяк, сары чычкан, фаланга, каракурт, жөргөмүш, кумчычкан, кирпи, түрдүү жыландар, жейрен, түлкү, кашкулак, карышкыр сыйктуу жаныбарлар кездешет. Адыр жана тоолордо кийик, сүлөөсүн, түлкү, кекилик, ылаачын, кыргый, бүркүт, кузгун жашайт.

Табиятты коргоо максатында Кызылкумдун Аму-





64-сүрөт. Навайи шаары.



65-сүрөт. Жейрен.

дарыя жээгине **Кызылкум мамлекеттик коругу** курулган. Корукта хангұл, жейрен, бархан мышығы, бүркүт, о.ә. чөөбөрү, донуз, чөл мышығы, тұлқу, Амударыя фазаны, кара карга, булбул, ылаачын, кара күзгүн сыйктуулар коргоого алынат.

«Кызыл китеп»ке кирген жейрендерди коргоого алуу максатында Бухара шаарына жакын жерде **“Жейрен” экологиялык борбору** уюштурулган (65-сүрөт).




66-сүрөттөгү картадан Бухара жана Навайи облустары менен чектеш мамлекет жана облустарды, негизги шаар, дарыя, канал, суу сактагыштарын, пайдалуу казылма кендерин көрсөт.



1. Бухара жана Навайи облустары менен чектеш мамлекет жана облустарды айтып бер.
2. Бул облустардын ар биринин ээлеген аянтын, калкынын санын, негизги шаарларын айт.
3. Бул облустардын аймагында кандай пайдалуу казылма кендери бар?
4. Бул облустарда кандай өсүмдүктөр өсөт?
5. Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө әмнелерди билесин?





**66-сүрөт.** Бухара жана Навай областтаринын табигый картасы.



Жазуусуз картада Бухара жана Навай областтарынын аймагын боё.



## КАРАКАЛПАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАНА ХАРЕЗМ ОБЛУСУНУН ТАБИЯТЫ

**Каракалпакстан Республикасынын** аянты 166 600 кв. км, калкы 1 миллион 791 мин қишиден ашуун, борбору – Нукус шаары. Республикада Хожейли, Беруний, Төрткөл, Конурат, Мойнок, Чимбай, жана башка шаарлар да бар.

Бул аймакта суу булагы негизинен Амударья жана андан чыга турган каналдар болуп эсептелет. Өлкөнүн аймагында Арал деңизинен сырткары Сарыкамыш, Жылдырбас, Давуткөл, Машанкөл сыйкуу көлдөр бар.

Каракалпакстан чөлдөрү жана адырларда катранбаш, кандым (67-сүрөт), жылгын, шыбак, шоро, ылак сыйкуу өсүмдүктөр өсөт. Амударья токойзарлары камыш, жантак, турангил, жапайы жийде, кыяк сыйкуу өсүмдүктөр менен капиталган.

Чөл жана адырларды сары чычкан, кум чычканы, кошаяк, кескелдирик, жылан, түлкү, карышкыр, жейрен, кийик, сайгак, торгой, кузгун сыйкуулар кездешет. Амударья токойзарларында каз, өрдөк, аккуу, кыргоол, кытан, ондатра, түлкү, чөөбөрү, токой мышығы, доңуз, кашкулак сыйкуу жаныбарлар жашашат.

Амударья Токойзарынын табиятын асыроо жана коргоо макса-



1



2

**67-сүрөт.**

Катыранбаш (1)  
жана кандым (2).



68-сүрөт. Аязкалаа.



69-сүрөт. Хива. Иchan калаа.

тында **Төмөнкү Амударыя мамлекеттик биосфера резерваты** уюштурулган. Коруктун көп бөлүгүн токой өсүмдүктөрү каптаган. Резерватта ар түрдүү курт-кумурсканын түрлөрү, Түркстан чаар канаттуу көпөлөгү, кара канаттуу ийнелик, көптөгөн күштар, мисалы: жыланкор сапсан, узун куйруктуу бүркүт, кара күзгүн, фазан, хангүл, доңуз коргоого алынган.

Кызылкум жана Султан Увайс тоо кыркасы аралыгында байыркы шаар калдыгы – Аяз калаа жайгашкан (68-сүрөт).

Каракалпакстан аймагында табигый газ, аш тузу, сульфат тузу, мрамор, гранит, акиташ сыйктуу пайдалуу казылма кендери бар.


**Харезм облусу** Амударыянын боюнда жайгашкан. Облустун аянты 6100 кв. км, калкы 1 миллион 746 мин қишиден ашык. Харезм облусунун борбору – Ўргөнч шаары. Облустагы Хива шаары дүйнөгө белгилүү байыркы шаар болуп саналат (69-сүрөт).

Амударыядан чыгарылган каналдар облусту суу




менен камсыздайт. Дарыя боюндағы токой зарларда чөп өсүмдүктөрдөн сырткары, турангил тереги, тал, жийде, кызыл жылғын сыйктуу бадал жана дарактар өсөт.

Чөл жана адырларда чаар жылан, көк курбака, ташбака, түрдүү кемирүүчүлөр, токой зарларда токой мышыгы, чөөбөрү, торгой, өрдөк, боз каз, тоңкулдак, заргалдак жана башкалар бар. Суу бассейндеринде ондатра жана нутрия учурайт.



**70-сүрөт.** Каракалпакстан Республикасынын табигый картасы.





### 71-сүрөт. Харезм облусунун табигый картасы.



Карталардан Каракалпакстан Республикасы жана Харезм облусунун аймагын, чек араларын, негизги шаар, дарыя, канал суу сактагычтарын көрсөт.



1. Каракалпакстан Республикасы жана Харезм облусу менен чектеш мамлекет жана облустарды айтып бер.
2. Бул аймактардын ээлеген аянты, калкынын саны, шаарларын айт.
3. Каракалпакстан Республикасынын аймагында кандай пайдалуу казылмалар бар?
4. Бул аймактарда кандай өсүмдүктөр өсөт?
5. Алардын жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө эмнелерди билесин?



Жазуусуз картада Каракалпакстан Республикасы жана Харезм облусунун аймагын боё, негизги дарыя, көл, канал жана суу сактагычтарынын атын жаз.



## ӨЗБЕКСТАНДЫН ТАБИЯТЫН КОРГОО

Инсан табият байлыктарынан өз керектөөсүн кандыруу максатында пайдаланат. Адамдардын ақыл-эсинин артып баруусу, әмгек куралдарынын жаратылуусу жана техниканын өнүгүүсү натыйжасында инсандын табиятка таасири артып барууда.


Адамдын табиятка таасири күчөгөн сайын Ата Журтубуздин абасы жана суулары булганууда, табият байлыктары азаюуда. Ошондуктан табиятты коргоо адамдар үчүн өтө чоң турмуштук мааниге ээ.

**Табият – инсандын жашоо чөйрөсү, ал адамга тамак-аш, кийим-кече, отун жана электр кубаты, өнөр-жай чийки заты, курулуш материалын берүүдө. Табиятты коргоо, анын байлыктарын үнөмдөп пайдалануу зарыл.**

Инсан табиятка кайдыгер, көңүлкош болсо, табияттагы өз ара байланыштуулук бузулат. Бул болсо, ал же бул тирүү жандыктын өлүмүнө алып келет. Мисалы, эгерде токойдогу кыйылган дарактардын ордуна көчөттөр эгип токой тигип барылбаса, инсан үчүн зарыл болгон абадагы кычкылтектин саны азайып кетет. Токойлордун кыскаруусу жаныбарлардын кырылыш кетүүсүнө да себеп болот.

Азыркы мезгилде табиятты коргоо, анын байлыктарынан туура пайдалануу көйгөйлөрү дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлгөн. Жүздөн ашуун мамлекетте табиятты коргоо боюнча атайын уюмдар түзүлгөн, көптөгөн мыйзамдар кабыл алынган.





## 72-сүрөт. Хисар тоо кыркасынын жашыл жамынчысы.

Өзбекстанда да да табиятты коргоого өkmөттүк деңгээлде өзүнчө көңүл бурулууда. Алсак, Табиятты коргоо мамлекеттик комитети түзүлдү, Олий Мажлистин Мыйзамчылық палатасында Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо маселелери боюнча комитет уюштурулду.

Мамлекетибизде табиятты коргоо, анын байлыктарынан туура пайдалануу Өзбекстан Республикасынын Конституциясы жана «Табиятты коргоо жөнүндөгү» мыйзамдын негизинде ишке ашырылат. Ар бирибиз мына ушул мыйзамдарга баш ийишибиз, баалуу табиятыбызды сакташыбыз, ага кам көрүшүбүз зарыл.

Мамлекетибиздеги жоголуп бара жаткан, өсүмдүктөр жанга жаныбарлар «Өзбекстан Республикасынын кызыл китебине» киргизилип, коргоого алынган.





**73-сүрөт.** Замин улуттук табият багы.

**«Кызыл китең» өсүмдүк жана жаныбарлар дүйнөсүнүн сейрек кездешүүчү, жоголуп кетүү коркунучу болгон түрлөрү жөнүндө маалымат бере турган, адамдарды табиятты коргоо маселесине чакыра турган китең.**

«Озбекстан Республикасынын кызыл китебине» журтубуздун аймагындагы өсүмдүктөрдүн 324 түрү, жаныбарлардын 184 түрү киргизилген. Аларды коргоо үчүн коруктардан сырткары 2 улуттук бак (72–73-сүрөттөр), 12 заказник, багуу жайлары жана 1 экоборбор уюштурулган (булар жөнүндө жогорку класстарда билип аласың). Бул жерлерге келген адам өлкөбүздүн табияты менен жакындан таанышат, анын кооздугунан көзү куунап, тунук абасынан дем алышат. Келген ар бир адам табиятты асыроо жана абайлоо канчалық зарылдыгын түшүнүп жетет, анын табиятка болгон мээрими артат.



**Ардактуу окуучу!** Сен да Мекенибиздин табиятын асыроого аракет кыл. Дарак жана бадалдардын бутактарын сыйндырба, гүлдөп турган өсүмдүктөрдү бекерге жулуп алба. Токой, бак жана талааларда жашоочу жаныбарлардын тынчын бузба. Алардын уясын бузба, күштүн балдарын уясынан алып, өзүңчө бакпа, күштарга тоскоол болбо.

Табият койнунда эс алып болгонундан соң айлананы көздөн кечир. Өзүндөн кийин бул жайларда таштандыларды калтырба.

**Жашылдандыруу иштеринде активдүү катыш. Мектебин жана үйүндүн айланасында дарак көчөттөрүн эк жана өстүр.**



1. Инсан табияттан жалаң гана пайдаланып, ага көңүлкош болушу кандай ақыбеттерге алып келиши мүмкүн?
2. Өкмөтүбүз тарабынан табиятты коргоо жаатында аткарылып жаткан иштер жөнүндө әмнелерди билесин?
3. Табиятты коргоо үчүн әмнелер кылуу керек?
4. Табият койнунда эс алуу учурунда өзүндү кандай тутушуң керек?
5. Сен жашылдандыруу иштерине кандай салым кошуп жатасың?



Дептерине өз өлкөндүн табиятына мүнөздүү болгон сейрек өсүмдүк жана жаныбарларды коргоого алуу жөнүндөгү маалыматтарды жаз.



## ӨЗБЕКСТАНДАГЫ ТАБИЯТ ЭСТЕЛИКТЕРИ ЖАНА ТАРЫХЫЙ ЖАЙЛАР

Табиятта адамдар көрүп куунай турган ажайып, сейрек нерселер, кызыктуу формалар көп кезигет. Адамдар үчүн дары болумдуу же турак жай боло турган жерлер көп учуртайт. Табият жараткан мындай ажайып, өзгөчө жайлар жер жүзүндө көп болуп, байыртадан адамдарды өзүнө тартып келген.

**Табият эстеликтери – жандуу жана жансыз табият жараткан баалуу, көңүл буруучу жерлер: үнкүрлөр, шаркыратмалар, өзгөчө формадагы аска таштар, капчыгайлар, булактар, жер кыртышынын ачылып калган жайлары, улуу жаштагы чоң дарактар, ташка айланган өсүмдүк жана жаныбарлар.**



74-сүрөт. Хожакенттеги аскага сыйылган кийиктин сүрөтү.



75-сүрөт. Имам ал-Бухариидин күмбөзү.

Өзбекстанда мындай табият эстеликтери өтө көп: байыркы адамдардын калдықтары табылган Тешик-Таш үнқуру, алгачкы адамдар жашаган Обирахмат үнқуру, Сайраб, Байсун, Хожакенттеги байыркы чынарлар, Койташ, Кырккызы, Адамташ, Хожакенттеги аскаларга сыйылган сүрөттөр (74-сүрөт) буларга мисал болот. Журтубузда 400 дөн ашуун табият эстеликтери каттоого алынган. Табият эстеликтеринен илимий, саякат, эс алуу, дарылануу, тарбиялык максаттарда пайдаланылат. Ошондуктан табият эстеликтери мамлекет тарабынан коргоого алынат.

Тарыхый жайлар материалдык маданият эстеликтери болуп, мамлекеттин, элдин маданий мурасынын бир бөлүгү эсептелет. Аларга ата-бабаларыбыз тарабынан курулган бир нече кылымдык имараттар, байыркы шаар жана чептердин калдықтары сыйктуулар кирет.

Тарыхый жайларды сактоо милдети жалпы-мамлекеттик мааниге ээ болуп, ал руханий тар-биянын негизги бөлүгүн түзөт (75-сүрөт).



1. Табият эстелиги деген эмне?
2. Табият эстеликтери эмне үчүн адамдарды өзүнө тартат?
3. Табият эстеликтеринин кандай түрлөрүн билесин?
4. Табият эстеликтеринен кандай максаттарда пайдаланылат?
5. Сен жашаган жерде кандай тарыхый жайлар бар?



Дептерине өзүн жашаган жердеги табият эстеликтери жана тарыхый жайларды сүрөттөп жаз.



## МАЗМУНУ

Киришүү. Өлкөбүздүн табияты ..... 3

### **Жер – Күн системасындагы планета**

Жылдыздар. Күн .....	7
Планеталар .....	12
Күн системасындагы башка асман телолору .....	17
Ай – Жердин табигый жолдошу .....	22
Жер шары. Глобус .....	25
Күн жана түн. Жыл мезгилдери .....	28

### **Жер жүзүнүн табиятынын ар түрдүүлүгү**

Горизонт жана анын жактары .....	31
Жер жүзүнүн негизги формалары .....	35
Жер асты байлыктары .....	38
Карталар .....	42
Өзбекстан Республикасынын табигый картасы .....	45
Суу бассейндери .....	49
Өсүмдүк жана жаныбарлар дүйнөсү .....	54
Табият зоналары .....	56
Чөлдөр жана оазистер .....	58
Өзбекстандын адырлары .....	63
Өлкөбүздүн тоолорунун табияты .....	68
Токойлор .....	74
Өзбекстандагы табигый байлыктар .....	76
Өзбекстандын коруктары .....	78



## Мекенибизди бойлой саякат

Мекенибиздин картасынын жанында .....	81
Ташкент шаары жана Ташкент облусунун табияты .....	85
Наманган, Андижан жана Фергана облустарынын табияты .....	89
Сырдарья, Жызак жана Самарканд облустарынын табияты .....	94
Кашкадарья жана Сурхандарья облустарынын табияты .....	99
Бухара жана Навайй облустарынын табияты .....	103
Каракалпакстан Республикасы жана Харезм облусунун табияты .....	107
Өзбекстандын табиятын коргоо .....	111
Өзбекстандагы табигый эстеликтер жана тарыхый жайлар .....	115

B 43 **Бахрамов, Акбар жана башк.**

**Табият таануу:** жалпы орто билим берүүчү мектептердин  
4-классы үчүн окуу китеби / A.Bahromov. – Т.: «Sharq», 2017. –  
120 б.

УО'К 502.2. (075) 372.85  
КВК 20.1ya71

*O'quv nashri*

**[BAHROMOV A.D.], SHARIPOV SH.M., NABIYEVA M.T.**

## **TABIATSHUNOSLIK**

Umumiy o'rta ta'lif mакtablarining  
4-sinfi uchun darslik

*To'rtinchи nashr*

*(Qirg'iz tilida)*

«Sharq» nashriyot-matbaa  
aksiyadorlik kompaniyasi  
Bosh tahririyati  
Toshkent – 2017

**Басманын лицензиясы АI № 201, 28.08.2011**

Которгон Айнурда Зулпихарова

Редактору Гайрат Токтобаев

Көркөм редактору Камолиддин Нурманов

Сүрөтчү-дизайнер Диана Габдрахманова

Техникалык редактору Раъно Бабаханова

Компьютерде беттеген Мастура Атхамова

Басууга уруксат берилди 05.08.2017. Форматы 70x90  $\frac{1}{16}$ . «Arial» гарниту-расы. Кегл 14,5; 13. Офсеттик усулда басылды. Шарттуу б.т. 8,77. Эсептик б.т. 9,66. Нускасы 722. Заказ № 4730.

**«SHARQ» басма-полиграфиялык акционердик компаниясынын  
басмаканасы, 100000, Ташкент ш., Виүүк Tiron кчJсі, 41-й.**

## Ижарага берилген окуу китебинин абалын көрсөткөн жадыбал

№	Окуучунун аты, жөнү	Окуу жылы	Окуу китебинин алынгандагы абалы	Класс жетекчи-синин колу	Окуу китебинин тапшыргандагы абалы	Класс жетекчи-синин колу
1						
2						
3						
4						
5						
6						

**Окуу китеби ижарага берилип, окуу жылынын аягында кайтарып алынганда жадыбал класс жетекчиси тарабынан төмөнкү критерийлердин негизинде толтурулат:**

Жаңы	Окуу китебинин алгачкы жолу пайдаланууга берилгендеги абалы.
Жакшы	Мукабасы бүтүн, окуу китебинин негизи бөлүгүнөн ажырабаган. Бардык барактары бар, көчпөгөн, беттеринде жазуу-чийүүлөрү жок.
Канааттан-дырарлуу	Мукабасы ээзилген, кыйла чийилип, четтери тытылган, окуу китебинин негизги бөлүгүнөн ажыраган абалы бар, пайдалануучу тара-бынан канааттандырарлуу ремонттолгон. Ажыраган барактары кайра ремонттолгон, айрым беттерине чийилген.
Канааттан-дырарлуу эмес	Мукабага чийилген, жыртылган, негизги бөлүгүнөн ажыраган же таптакыр жок, канааттандырарсыз ремонттолгон. Беттери жыртылган, барактары жетиштүү эмес, чийип, боёп ташталган. Окуу китебин калыбына келтирүүгө болбойт.

В 43 **Бахрамов, Акбар жана башк.**

**Табият таануу:** жалпы орто билим берүүчү мектептердин  
4-классы үчүн окуу китеби / A.Bahromov. – Т.: «Sharq», 2017. –  
120 б.

УО‘К 502.2. (075) 372.85  
КВК 20.1ya71

*O‘quv nashri*

[BAHROMOV A.D.], SHARIPOV SH.M., NABIYEVA M.T.

## **TABIATSHUNOSLIK**

Umumiy o‘rta ta’lim maktabalarining  
4-sinfi uchun darslik

*To‘rtinchи nashr*

(Qirg‘iz)

«Sharq» nashriyot-matbaa  
aksiyadorlik kompaniyasi  
Bosh tahririyati  
Toshkent – 2017

**Басманын лицензиясы АI № 201, 28.08.2011**

Которгон Айнурда Зулпихарова  
Редактору Гайрат Токтобаев  
Көркөм редактору Камолиддин Нурманов  
Сүрөтчү-дизайнер Диана Габдрахманова  
Техникалык редактору Раъно Бабаханова  
Компьютерде беттеген Мастура Атхамова

Басууга уруксат берилди 05.08.2017. Форматы 70x90  $\frac{1}{16}$ . «Arial» гарнитурасы. Кегл 14,5; 13. Офсеттик усулда басылды. Шарттуу б.т. 8,77. Эсептик б.т. 9,66. Нускасы 106. Заказ № 4730-А.

**«SHARQ» басма-полиграфиялык акционердик компаниясынын  
басмаканасы, 100000, Ташкент ш., Виук Turon кJЧJcї, 41-їй.**